


Карп. 92  
Б 20

650



УДК 087.5

ББК 92

Б 20

Түзүүчү А. Орозова

Б 20    **Акча:** Балдар энциклопедиясы/ Түз. А. Орозова; Котор. Ж. Жапиев; Кутаалам, 2017 –  
48 б.: сур. кырг.

ISBN 978–9967–28–353–4

Акча – цивилизациянын улuu ачылыштарынын бири катары маалым. Монеталарды, купюрларды (кагаз акчалары) изилдеп, кылымдар еткөн сайын биз жашаган дүйнөнүн өзгөрүштөрүнө күбө болобуз. Дүйнө жүзүндөгү ар кандай өлкөлөрдүн акчалары алардын тарыхына, маданиятына, турмушуна жана салттарына таасир эткен маалыматтары чагылдырып турган.

Бул балдар энциклопедиясына акча тарыхынын баштап, бүгүнкү күнгө чейинки маалыматтарды коштогон фотография жана художниктер тарабынан тартылган сүрөттөр да берилди. Энциклопедиянын максаты – окурумдарды акчанын көп кылымдык тарыхы менен тааныштыруу болуп эсептелет.

Б 4802060000–17

ISBN 978–9967–28–353–4

УДК 087.5

ББК 92

© «Кутаалам» ЖЧК, 2017

# МАЗМУНУ

## КИРИШҮҮ 4

### АКЧАНЫН ЖАРАЛЫШ ТАРЫХЫ 4

#### МЕТАЛЛДЫН КҮЙМАСЫ 6


Лидий монетасы . . . . .	7	Алтын монеталар . . . . .	16
Байыркы индиянын монеталары . . . . .	8	Орто кылымдагы Европа монеталары . . . . .	17
Байыркы кытай монеталары . . . . .		Араб монеталары . . . . .	20
Байыркы гректердин монеталары . . . . .	11	Жаны заман монеталары . . . . .	21
Карфаген монеталары . . . . .	13	Орус акча системасы . . . . .	23
Байыркы римдин монеталары . . . . .	14		

#### АЛГАЧКЫ КАГАЗ АКЧАЛАРЫ 26

Европа менен АКШда кагаз акчалардын пайда болушу . . . . .	27	Фуггерлер – королдордун кредиторлору . . . . .	34
Банктарды кантит ойилоп табышты? . . . . .	31	Ротшильддердин үй-бүлөлүк иштери . . . . .	35
Медичтөр – банкирлер жана меценаттар . . . . .	33	Жасалма монетачылар . . . . .	36

#### ЗАМАНБАП МЕЗГИЛДИН АКЧАЛАРЫ 38

«Евро» валютасынын пайда болушу . . . . .	38
Пластикалык карталардын пайда болушу . . . . .	40
Доллар бүгүнкү күндө . . . . .	41
Азыркы ислам дүйнөсүндөгү акчага мамиле . . . . .	42
Кыргызстандын акча системасынын тарыхы . . . . .	44



## КИРИШҮҮ

Нумизматика (байыркы грекче *vómisma*, лат. *nomisma* – монета) – бул металалар жөнүндөгү илим. Монеталарды коллекциялоонун ышкыбоздорун да ушунтип аташат.

Акча – Тынч мухитинин кайсы бир ээн аралдарында жашаган кичинекей бир уруу эл болсун, же цивилизациянын жогорку чегиндеги турмушта болсун, жашоодогу бардык коом үчүн эң керектүү нерсе.

Ар бир өлкөнүн өзүнчө акчалары бар экенин билебиз: маселен, бизде – сом. Россияда – рубль, Англияда – фунт стерлинг, Литвада – лит, Японияда – иен, Кытайда – юан, Америкада – доллар, Бразилияда – крузейро, Мексикада – песо. Дүйнөдө валюталардын аталыштары жана кандай көп турлору бар?! (Валюта – бул тигил же бул өлкөлөрдө жүгүртүлгөн акчалардын жалпы аталышы.) Валюталар качан жана эмне үчүн пайда болгондугун, түрдүү элдерде түрдүү мезгилдерде акчасы кандай экендигин, алар биринен бири кандай айырмаланганын жана эмнеден жасалганын бардыгыбыз эле билем бербейбиз. Бул боштукту толтуруш үчүн бизге нумизматика илими жардамга келет.

Акча – ар бир монета, ар бир купюра (кагаз акчалар ушундай аталац) өзүнө көптөгөн маалыматтарды камтыйт: адамзатын тарыхы, соода, маданият, искусство,

техниканын тарыхтары акча менен тыкыз байланыштуу.

Нумизматтар монетанын бөлүктөрүн төмөндөгүдөй аташат: **аверс** – монетанын бети, негизги бөлүгү, **реверс** – аверстин карама-каршы жагы, монетанын арткы бети, **гурт** – монетанын кыры.

Ал эми «монета» деген атальш Байыркы Рим мезгилинде пайда болгон. Ал жерде Юнон-Монета кудайынын (Жолбашчы, Кеңешчи) Храмында эң алгачкы монета Ўйу негизделген. Ошондон улам «монета» деген атальш тараган.

Жогоруда белгиленгендөй нузиматтар акчанын бардык атальштарын билишет. Алар акчаларды сүрөттөй алышат жана түрдүү мамлекеттердин акчаларынын жүгүртүлүшү боюнча маалыматтары бар. Тигил же бул мамлекеттердин тарыхын үйрөнүүде нузиматтардын көмөгү зор.

Эми биз мындан ары акчанын кылымдарды карыткан тарыхы менен таанышбыз. Адегенде тээ байыркы мезгилдеги акчанын жаралыш тарыхына кайрылып, алгачкы металл акчалардын пайда болушун, анан кагаз акчалар менен электрондук акчалардын чыгарылышын үйрөнөбүз.

## АКЧАНЫН ЖАРАЛЫШ ТАРЫХЫ

Ар бир өлкөдө акча системасы өз алдынча өнүккөн, ар кандай мамлекеттерде акча системасынын жарапалышы менен түзүлүшүнүн өзүнчө тарыхы бар. Акча кандайча пайда болгон?

Биздин азыркы мезгилге караганда мурда бардыгы жөнөкөй болгон, акча жок кезинде эч ким ага көз каранды болбогон, адамдар менен табият карым-катнаш жашап келген.

Адамдар аз-аздан топ-топ болуп жашап, эркектер азык табуу аракетинде, ал эми аялдар үй жумуштары менен алектинишкен. Айрымдарга жомоктой сезилгени менен чындыгында булар болгон окуяларды маалымдайт.

Ал кезде акчаны эч ким баркtagан эмес, анткени акча деген жок болучу. Эгерде биз азыркы акчаларды ошол мезгилге көз ирмемге алып бара турганыбызды

әлестетсек, анда акча ал кездеги адамдарды азыркыдай кызыктырмак эмес.

Бирок ошол кезде эле соода жүгүртүү жана керектүү нерселерди алмашуу үчүн акча керектелген. Ырас, ал мезгилде акчанын түзүлүшү азыркыдай эмес, таштан жасалып, оор болучу. Ошол таштан жасалган акча менен соода жүгүртүшкөн. Алар адамзат тарыхындагы алгачкы акча болуп санаат. Ал акчалар оор жана көлөмдүү болгондуктан, аларды алып журуу кыйынчылыктарды жараткан. Акчанын кызыктуу тарыхы ошол кезден башталып, адамдар акча ордуна далай нерселерди пайдаланышат. Элдин көбү малды акча ордуна колдонушкан. Айрым өлкөлөрдө акча катары кант же пилдин соөгү, ошондой эле какао, апийим жана башка нерселер жүргүзүлгөн. Африкада эң белгилүү акча бирдиги болуп балык эсептелген. Океания аралдарында азыр деле акчанын ордуна чабалекейлердин жей турган уялары, улул кабыктары, жаныбарлардын тиштери, тоту күштүн канаттары, атүгүл тоголок таштар пайдаланылат. Мындай «акчалар», нумизматтар

Адегендө ал кабыктарды Инди мұхитинин Мальдив аралында жашаган жергиліктүү эл пайдаланып келген. Көлөмү жаңгактай болгон жарыраган, женцил, катуусунан келген кабыктар бат эле Азияны, Африканы жана Европаны каптап кетет. Аларды бүткүл дүйнөгө жайган араб соодагерлери болгон. Адамдар ошол каурини акча катары XX кылымга чейин пайдаланып келди.


аташкан «товар-акча» бирдигине ар нерселерди сатып алууга жана алмашууга гана эмес, өз чарбачылыгында да колдонушкан.

Бир нече кылым өткөндөн кийин ал товар-акчалардын ордуна түштүк дениздеринен алынган каура моллюскалардын кабыктары акча ордуна жүргөн. Аларга көзөнөк салышып, шуру сымал жипке тиэзип алышкан. Бирок алар арзан болгон, бир буказын баасы моллюсканын миндерген катыктарына чыккан.



# МЕТАЛЛДЫН КУЙМАСЫ


Адам баласы пайдаланганга онтойлуу жана пайдалуу болгон металл акчасын ойлоп тапкыча, акча катары көп нерселерди колдонуп келишкен. Металлдан жасалган акчанын башкаларга караганда кандай өзгөчөлүктөрү болгон? Алар бириңчиден, бузулган эмес, экинчиден, көп орунду ээлебеген.



Дельфин монеталары



Жаа аткычтар монеталары



Күмүш куймасы – Гривна



Күрөкко ошош монеталар

Балык монеталары

Алар алтындан, күмүштөн, жездөн жасалган. Эритилген металлды балыктын, күрөкчөнүн, мергендин, дельфиндин кебин элестеткен калыптарга куюшкан. Ошондой эле шакек, билерик, зым, төрт кырдуу уотманын формасы катары да пайдаланышкан.

Ошондой уотмалардын чоңу жана ооруу «талант» деп аталган. Байыркы мезгилде бул сөз оор салмакты билдирген, мисалы, тирүү буканын салмагын аташкан. Байыркы Грецияда талант деп аркайсы мезгилде 26дан 60 килограммга чейинки салмакты ченешкен. Буканын теришине окшотуп металлдан таланттарды куюшкан. Мындай акчаны көтөрүп, соода жасашка базарларга барышкан эмес. Шаарлар менен мамлекеттердин ортолорундагы соода-сатыкта акча ордунан талант жүгүртүлген.

Ал мезгилде куймаларды белгилешкен эмес, кандай металлдан жасалган баасы гана көрсөтүлгөн. Маселен, эгерде күмүш куймасы 60 килограмм болсо, баасы да ошол 60 килограмм күмүшкө тете болгон.

Металлдан жасалган акча товар акчасына жана кауранын кабыкчасына караңда алда канча ыңгайлуу болгон. Алар бузулган эмес жана көп орунду ээлебеген. Анын дагы бир артыкчылыгы – куйманын бетине жазуу түшүрүүгө мүмкүндүгү. Барап-бара жазуу түшүрүү бардык куймаларга колдонулган.

Адегенде соодага ыңгайлуу болуу үчүн куймалардын салмагы жазылган. Кийинчөрөэл ал куймаларга күдайлар менен падышалардын сүрөттөрү салынып, ал куйма жасалган шаарлардын аталыштары жазылган.

## ЛИДИЙ МОНЕТАСЫ

Алгачкы монеталар соода-сатығы өнүккөн Кичи Азиядагы Чыгыш Жер Ортолук дәңизинде жайгашкан Лидия мамлекетинде (азыркы Турциянын аймагы) жасалган.

Грек тарыхчысы Геродаттын лидиялык алгачкы монеталар жөнүндө айткандастыры биздин заманга чейткни 687-жылга таандык. Алар Лидиядагы тоо арасындағы өзөндөрдөн табылғандай таза күмүш менен алтындын күймасынан жасалған. Бул металл күймасын жумушартуу үчүн адегенде чокко ысытып, анан дөшүгө кооп, балка менен согушкан. Бир бетине жазуу же сүрөт түшүрүлгөндөн кийин аны монета катары пайдаланышкан. Монетаны массалык түрдө жасоо Сарда мамлекетинин борборунда Лидия падышасы Ардисом (652–615-жж., б. з. ч.) тарабынан монета чыгаруучу жай курулғандан кийин күч алған. Алгачкы чыгарылған лидия монеталары азыркы чен боюнча тизмеге кирбейт, себеби, стандарттуу салмагы жана жасалған металлдын көлөмү, анын тазалыгы туураасында маалыматтар болбогон. Ар-

дистин уулу Лидия өлкөсүнүн падышасы Алиатт (610–561 жж., б. з. ч.) монетанын стандарттуу салмагын белгилеген, ал 168 даана буудай данына барабар болгон. Аталған падышшанын бийлиги кезинде металл иштетүү бир топ деңгээлге жетип, монеталардын көлөмү аныкталып, тыйындардын бетине гана эмес, реверсине (арткы бетине) да сүрөттер түшүрүлгөн. Арстандын башы Мермнад династиясынын символу болуп калған.



Лидий статери

Ал эми Лидия болсо Жер Ортолук дәңизинин аймагында соода-сатық жүргүзүп, лидия монеталарынын таралышына шарт түзгөн. Анын соода-сатыктагы эң



башкы өнөктөшү Греция жана анын колониялары, ошондой эле Перс империясы болгон. Соодада эсептешүүнүн ыңгайы катары лидиялыктар алтын монеталарды чыгарып, аны статер деп аташкан. Статерде лидиялыктардын күдайы болуп саналган жүгүрүп бараткан түлкү – Бассарейдин элеси түшүрүлгөн.

Алтын монеталарды б. з. ч. VI кылымда Лидиянын легендарлуу падышасы Алиаттанын уулу Крез падыша кийирген. Ал металлдын тазалыгына чек койгон (алтын же күмүштүн тазалыгы 98%) жана монетанын бетине монархтын гербдүү мөөрү (арстан менен буканын башы) түшүрүлгөн. Расмий мөөр металлдын тазалыгынын кепили болуп саналган. Ошол «крездин» атактуу монетасы Кичи Азиядагы Пактол өзөнүнөн алынган алтындан жасалып, салмагы 11 грамм болгон. Ошондуктан Крездин колу тийген нерселердин бардыгын



Монархтын гербдүү мөөрү басылган реверси менен лидия стартери.

алтынга айлантып жиберген деген уламыш бекеринен айтылбаган. «Крездей бай» деген ылакаптын тарыхый негизи ушунда.

Бир кылым өтүп, алтын монеталар Персияда да колдонула баштайды. Перс падышасы КирЛидияны басып алгандан кийин алтын монеталар Жакынкы жана Орто Чыгыштын бөлөк өлкөлөрүндө да жасала баштады. Маселен, дарик атальштагы монеталар өтө кенири тараган, анын бетинде Перс падышасы Дария I жаа атып жаткандагы элеси түшүрүлгөн.


## БАЙЫРКЫ ИНДИЯНЫН МОНЕТАЛАРЫ

Биздин заманга чейинки VII-V кылымдарда Индиянын курамында бири менен бири тынымызы соода-сатык жургүзүшкөн бир нече майда мамлекеттер болгон. Ошол мезгилде соода-сатыкта ченөөгө ыңгайлуу болсун үчүн күмүш күймалана-

рынын сапатына жана салмагына атайдын стандарт кийрилген. Индияда монеталарды өз алдынча чыгаруу боюнча так маалымат жок, ал б. з. ч. V-IV кылымдардагы инди адабияттарында гана эскертилед. Санскриттик жылнаамачы Панини (б. з. ч.



Б. з. ч. 500–400-жылдары жасалган 1,5 грамм  $\frac{1}{4}$  күмүш сатаманасы.



500-жылга жакын) өзүнүн жазмаларында Индия падышалығында монета б. з. ч. V кылымга чейин эле болгондугун белгилейт. Ал Байыркы Индияда монеталар сатамана (шатамана) жана каршапана деп аталынын эскерет. Сатамана – күмүштүн 100 ратгисин түзгөн. Ратги – 0,11 г чен бирдиги. Андыктан, сатамана 11 г таза күмүштүн баасы. Каршапана болсо 32 ратгини түзөт (3,3 г таза күмүш). Каршапананын бир нече наркы белгилүү: каршапананын жарымы (16 ратги), чейрек каршапана (8 ратги) жана каршапананын 1/8 бөлүгү (4 ратги).

Байыркы Индиянын монеталары Лидиянын, Грециянын жана Персиянын монеталарынан кескин айырмаланып турган. Алар адегенде күмүштүн жалпак куюп, андан кийин керектүү салмагына жараша кесилип алынган. Мындай монеталар таза күмүштөн жасалган. Аларды жасоодо төрт бурчтук, тик бурчтук жана тегерек формалар пайдаланылган. Индиядагы алгачкы монеталардын бир бетине гана символ катары б тарапка нурлары чачыраган күндүн 1–6 сүрөттөрү түшүрүлгөн. Андан кийинки мезгилдерде монеталардын эки бетине төң сүрөттөр чегилген. Ал сүрөттөр мо-

нархтын акча чыгарган сарайынан жасалған монеталардын металлынын сапатына кепилдик берген. Археологиялык айрым табылгаларда жана монеталарды жасоодогу ықмаларын баяндаган адабияттарда инди монеталарынын уникалдуулугу белгиленип, Байыркы Индияда монеталарды башкаларды туурабай, өз алдынча жасагандыгы жөнүндөгү божомолдорду аныктап турат.



Вима Кадфиздин 100–127-жылдардагы алтын статер



127–152-жылдардагы алтын статер Канишки I

## БАЙЫРКЫ КЫТАЙ МОНЕТАЛАРЫ

Кытайдын жети мамлекетинде көп мезгилге чейин колодон жасалган акча пайдаланып келген, алардын формасы ар түрдүү болуп, күнүмдүк турмушта керектелүүчү нерселерге окшоштурушкан. Алар алгачкы ирет Сары өзөн өрөөнүндө жасалып, ар түрдүү буюмдарга окшош болгон, мисалы, айыл чарба шаймандары, акыч, шакек ж. б. Кетмен, күрөк жана бычак формасындағы монеталар Чжоу династиясынын мезгилинде (болжол менен б. з. ч. 1100–255-жж.) эле пайда болгон. Шаньдун жарым аралынан б. з. ч. VII кылымда жасалған кооз сабы бар күрөк формасындағы монета табылған. Бул монеталардын чыгарылған мезгилин так көрсөткөн булактар жок. Айрым окумуштуулар буларды кытайdagы алгачкы монеталар деп эсептешет. Булардын бардығынын салмактары бирдей – 3 лян (1 лян – 24 шу, 1 шу = 0,56 г) болгону менен накта монета экендигин далилдеген жазуулары жана белгилери жок болгон-

дуктан аларды нак монета катары эсептөө калпыс болуп калат. Жалпак саптуу күрөк формасындағы монеталар б. з. ч. 400-жыл-



Күрч күрөк форма-  
сындағы кооз саптуу  
монета

дарга таандык. Ал мезгилдеги монеталар азыркы акча белгилеринин бардык шарттарына жооп берет: ал монеталарда акчанын наркы жазылып, акча сарайынын белгиси түшүрүлгөн. Жалпак саптуу күрөк формасындағы монета үч наркта жасалған –  $\frac{1}{2}$  лян (12 шу), 1 лян (24 шу) жана 2 лян (48 шу). Аларды цян дешкен. Кийин, б. з. VII кылымында кытайдын акча бирдиги цян деп аталған.

Мурдагылардан жукараак. күрөк формасындағы монеталар б. з. ч. 300-жыл-






Жалпак саптуу күрөк формасындагы монета

дарга таандык. Күрөк-монета ар түрдүү салмакта –  $\frac{1}{2}$  лян (12 шу) жана 1 лян (24 шу) наркында чыгарылган.

Чу мамлекетинин монетасы күрөкту эске салса, үч кошуна мамлекеттерде жүгүртүүдөгү узундугу 7 дюйм болгон коло «дао» монетасында «Аньяндагы мыйзам тарабынан бекитилген» деген жазуусу болгон. Атүгүл «кумурсканын мурду» деген жазуусу бар жана кауранын кабыкчысынын формасындагы монеталар да жасалган.

Бирок акчанын мындай ар түрдүүлүгү б. з. ч. мезгилдин III кылымында токтоого аргасыз болгон. Ошол кезде алгачкы цинь императору Цинь Шинхуанди (б. з. ч. 259–210-жылдары жашаган) бүткүл Кытайды өзүнүн бийлиги – Цинь империясына багындырган. Император мурдағы жүгүртүүдөгү коло ақталардын ордуна мамлекеттин бардыгына бирдиктүү болгон башынан акчасын кийирген. Бул ортодо төрт чарчы тешиги бар тегерек монета XIX кылымга чейин жүгүртүүдө болгон.



Б. з. ч. 141–87 жылдардагы У-ди императорунун тушундагы коло монеталар

## БАЙЫРКЫ ГРЕКТЕРДИН МОНЕТАЛАРЫ

Байыркы Грецияда бир нече шаар-мамлекеттер жайгашкан: Афина, Спарт, Коринф, Аргос, Сиракузы... Алардын ар бири өздөрүнчө тик бурчтук жана тегерек формасындагы монеталарын жасашкан. Ар кандай белгилер менен сүрөттөр түшүрүлгөн. Монета каерден жасалса, ошол шаар өзгөчө маани берген кудайлар менен жаныбарлардын элестери чегилген. Себеби, ар шаар-мамлекеттин асманда коргоочусу болгон.

Олимпиалык бириңчи оюндар өткөрүлгөн Олимпите чагылгандын кудайы Зевс-тиин элесин чагылдырышкан. Көпчүлүк учурда ал алаканына бүркүт кондуруп турган болот. Афинада болсо монетанын бир бетине Зевстин Афина аттуу ақылтой кызынын элеси салынып, экинчи бетине ыйык аталаң үкүнүн сүрөтүн чегишкен. Ошондуктан бул монеталар «үкү» деп аталаң. Алар 400 жыл бою өзгөрүүсүз жасалып келген.



Афиналық тетрадрахма

Үкү болсо Афинанын символу (италия Минервасы), гректердин ақыл күдайы болуп саналған. Гректер колго үйрөтүлгөн бабыргандын элесин б. з. ч. мезгилдеги V қылымга таандық күмштөн күюлган 4 драхма – тетрадрахмага чегишкен, ошондой эле Афина шаарынын колдоочусу катары ар түрдүү чен идиштерге ал канаттуунун элеси тартылған.

Кара денизинин тұндук жээгингеде гректердин Ольвия шаарында монеталар дельфин элесинде күюлган, кийин тегерек формадагы монеталарга дельфинге курч тырмактарын матырган бүркүттүн сүрөтү тартылған. Херсонеса шаарында Дева күдайы ардакталған. Анын элеси алгачкы мо-

неталарга түшүрүлгөн. Бөлөк шаарларда, маселен, Сиракузада жасалған монеталарда лавр жалбырагынан жасалған гүл таажычан жарыкчылық менен поэзия күдайы Апполондун элеси салынған.

Коринфтин акча чыгаруучу сарайында афиналық үкү менен тентайлышкан Коринф кулундары деп аталған статери 250 жыл бою үзгүлтүксүз жасалып турған. Коринфтин монетасының экинчи бетинде канаттарын жайған Пегастын элеси чегилип, анын алды жағына Корниф деген жазуунун башталышын түзгөн грекче корра тамгасы түшкөн. Дал ушул көрүнүштөрдөн улам



Коринф монетасы

монетага кулундар деген атальш берилген. Айрым монеталарга малчылар менен аңчылардын колдоочусу Пан, ошондой эле зор денелүү Геракл баатырдын элестери тартылған...



Алгачкы грек монеталары Эгина аралында болжол менен б. з. ч. 595-жылы жасалган. Ал аралга суу падышасы Азопустун кызынын ысмы ыйгарылган. Ал эми монета жасоого күмүш Сифнос аралынан алынгандыгы белгилүү. Б. з. ч. VI кылымда Эгина соода-сатык менен деңиз жолунун маанилүү борборуна айланган көз карандысыз шаар-мамлекет макамын алган. Бул жерде күмүш монетасынын алдыңкы бетине деңиз ташбакасынын элеси чегерилген. Деңиз ташбакасы Эгинанын символу болуп саналган, байыркы заманда ал өтө белгилүү болгондуктан, монеталарда эч кандай жазуу коштобостон, символ дун өзү гана берилip келген. Эгин ташбакалары Жер Ортолук деңизинин аймагында б. з. ч. V кылымдын акырына чейин жүгүртүлүп, кийин анын ордун афиналык үкү ээлеген. Б. з. ч. IV кылымда эгиндиктер монеталарынын сүрөтүн өзгөртүшүп, де-

нiz ташбакасын кургак жердеги ташбака алмаштырган. Айрым окумуштуулар монеталарындагы деңиз ташбакасынын алмашканын Эгинада деңиз жолундагы сооданын начарлаши менен түшүндүрүшөт.



Эгина аралындағы күмүш статер

Байыркы гректердин өздөрүнчө монета эсептери болгон. Майды күмүш тыйындарды обол деп аташкан. Алты обол бир драхманы түзгөн, эки драхма – статер деп аталган. Эң майды тыйындарды лепта дешкен (жұз лепта бир драхманы түзгөн).

## КАРФАГЕН МОНЕТАЛАРЫ

Карфаген – Тұндук Африкадага шаар-мамлекет. Ал азыркы Тунистин тұндуқ-чыгыш тарабындағы финикийлердин Тир шаарынын турундарынан б. з. ч. 825–814 жылдары негизделген. Карфаген шаары Жер Ортолук деңизинин Чыгыш жана Батыш аймагынын соода-сатык борбору болгон. Алгачкы карфаген монеталары б. з. ч. 410–396- жылдары Сицилиянын тұндуқ-батышында чегилген. Ал аймак Карфагендін колониясы аталып, ал эми аралдын калған бөлүгүнүн бардығы Гречиянын көзөмөлүндө турған. Сицилияга ээ болуш учун карфагендиктер үч кылым бою грек-

тер менен согушуп, негизинен женилүүгө дуушар болушкан.

Сицилио-пуни драхмалары жана тетрадрахмалары күмүштөн куюлуп, жылкы менен финикий пальмаларынын элестери (карфагендін символдрунун бири) түшүрүлгөн. Ушул сыйктуу монеталарда грек мифологиясынын каармандарынын сүрөттөрү кездешет. Бул акчалар грек жалданмаларына төлөнгөн. Сицилиянын эн белгилүү акча жасоочу сарайы Лилибей шаарында жайгашкан, ал шаар Сицилиядагы карфаген флотунун негизги базасы болуп саналған. Б. з. ч. 390-жылдар болжолунда



Алтын статер. Карфаген. Б. з. ч. 390–380 жж.



Статер. Карфаген Б. з. ч. 260-жыл

мурдагы сицило-пуникалык монеталарга кошумча карфогендиктер акчаларды Карфогендин өзүндө чыгара башташкан. Анда статерлер менен шекелдер алтын менен электррадан (алтын менен күмүштүн аралашмасы) жасалып, финикийлердин кудайы Таниттин элеси чегилген, айрым кездерде денизде сүзгөндөрдүн колдоочусу Мелькартын (гректер аны Гераклге оқшоштурган) сүрөтү салынган. Булардан бөлөк Карфагенден Сардиния жана Сицилия үчүн жез тыйындар чыгарылган. Б. з. ч. III кылымда Испанияга карфагендик акча сарайы курулуп, ал жерден негизинен күмүш шекелдерди чыгарышкан. Пуникалык экинчи согуш учурунда (б. з. ч.

218–201-жылдары) карфагендиктер Түштүк Италиянын санаалаш шаарларында монеталарды жасашкан, мисалы, Капуе шаары. Дал ушул шаардан карфагендидин белгилүү кол башчысы Ганнибал Барканын (б. з. ч. 247–183-жылдар) элеси түшүрүлгөн шекелдер чыккан.



1/2 шекел. (Ганнибал Барка Кампаниде) Италия, б. з. ч. 212–209-жж.

## БАЙЫРКЫ РИМДИН МОНЕТАЛАРЫ

Байыркы Рим – кубаттуу мамлекет болгон. Ал бир нече өлкөлөр менен урууларды каратып алган мыкты жоокерлери менен гана эмес, Римдин кооз сарайлары, байлыктары, зор акведук курулуштары (аны менен Римге суу агып келген), эн бир

ынгайлуу термдери (коомдук мончо), кыйма-чийме соодасы менен даңктуу болгон. Римдин базарына Африка менен Азиядан, Британия менен Скифтен соодагерлер ар түркүн товарларды алып келишкен. Алардын ичинде кездемелер, килемдер, эгин-



дин дандары, жемиштер, кооз буюмдар, куралдар ж. б. болгон. Ал жерде кулдар да сатылчу, себеби, Римдин өзү күл ээлөөчү мамлекет болгон. Өздөрүнүн көптөгөн жүрүштөрүнде



Даңктуу сигнаттары менен жаныбарлардын элестери түшүрүлгөн римдик жез күймалар

Римдин жоокерлери көптөгөн кулдарды айдал келишкен.

Байыркы Римдин акчалары канда болгон? Римдин алгачкы монеталары асс деп аталган. Алардын формалары тик бурчтуу болуп, жездөн куюлган. Бара-бара асстардын формасы тегерек болуп, анын бетине эки жүздүү кудай Янустун сүрөтү түшүрүлгөн. Янус – бардык башталыштын



Б. з. ч. 217-жылында эки жүздүү Янустун элеси түшүрүлгөн алтын монета.

кудайы аталган (маселен, жылдын биринчи айы январь Янустун урматына аталган).

Астан кийин Римде күмүш **денарай** жасалган, ал 10 асса татыган (денарай – он асстын наркы). Андан башка наркы 5 асс болгон **квинтарий**, наркы 2,5 асс **сестерций** чыгарылган. Бул монеталарга



Денарий



Сестерций

Рим кудайлары, мифтердин баатыр каармандары чегерилген, ал эми тыйын жасоо куралдары дөшү, балка, кыпчуур болгон.

Рим империясынын монеталарында көпчүлүк учурларда императордуң сүрөттөрү түшүрүлүп, титулдары берилген, айрым көздөрде императордуң данктаган үгүт негизиндеги сөздөр жазылган. Ошентип, кийин монеталардын сапатын аныктаган кудайлар менен шаардын эмблемалары пайдаланылбай калды. Монетаны кубаттуу мамлекетти башкарған императордуң өзү коргоп калды.

Соода-сатыкта ондогон шаарларда жасалган көрүнүшү, салмагы, наркы ар түрдүү болгон акчалар жүгүртүлдү. Бир шаардын монетасы алтын менен күмүштүн кошулмасынан эмес, таза алтындан куюлгандыктан, бөлөк шаардын бир нече монеталарына татып, алда канча кымбат бааланчу. Ал эми бир нече эмбламалуу монеталар таза металдан жасалгандыктан, алар өзгөчө мааниге ээ болгон.

Алардын абрю бийиктеп, ал акча сарайынын эн тамгасы сапаттын кепилдигин камсыздаган. Мисалы, байыркы грек монеталарынан бир мезгилдерде афиналык драхма етө жогору бааланчу.

Рим кудайы Юнона Монета ти- тулун алып жүргөн, латынчадан ко- торондо «сактоочу» же «кеңешчи» дегенди билдириет. Капитолийдеги Юнонанын храмынын жанында ме- талл акчаларын чеккен устакана иш- теген. Ошондон улам металл акчала- ры монета деп аталып калган, англис тилинде ал титул акча деген жалпы түшүнүктөн келип чыккан – 'money'.



## АЛТЫН МОНЕТАЛАР

Байыркы мезгилде эң көп колдонулған коло жана күмүш монеталары болгон. Бирок акчаның өнүгүшүнө алтын монеталар зор ролду аткарышкан. Алтын – бул кымбат буюм, ал эми акча буюм деп эсептөлбейт. Алтын – коомдо кымбат бааланат. Бир жагынан аны өндүрүп алуу өтө татаал, ал акчаның наркын белгилейт. Бөлөк металлдарга карағанда алтындын (XX күлымда ачылғандардан башка) баасы кымбат, аны өч качан дат баспайт, оңой бөлүнөт, андан калса көп әлдеринин

дээрлик бардыгы) Күнгө сыйынуучулук бар, ал эми алтында Күн сыйктуу жаркыраган касиетке ээ. Мындан бөлөк алтын өтө оор эмес, чеканкалоого жумушак, соода өнүккөн жайларда алтын сатылат жана сатып алынат. Грецияда алгачкы алтын монеталарды македон падышасы Филипп II жасаткан. Алар «филиппка» деп аталган. Ал дагы монеталарга өзүнүн сүрөтүн салдырыган падышалардын алгачкыларынан болуп саналат. Бирок Филипп II падыша чылыгында эң көп тараалган акча стартер болуп саналат, анын бетине Апполондун башынын сүрөтү тартылган, ал эми арткы бетине биг (эки дөңгөлөктүү кош ат чегилген антикалық аскер арабасы) айдал бараткан жоокердин элеси. Согуш учурунда бул металлдын маанисин падыша Искендер Зулкарнайын (Александр Македонский) алгачкылардан болуп түшүнгөн. «Алтын артынган эшек бардык чепти багындырат», – деп айткан Филипптин накыл сөзү бар.



Филипп II Зулкарнайындын алтын статери  
б. з. ч. 359-336-жж.



Б. з. ч. 322–319-жылдардагы  
Искендер Зулкарнайынын алтын статери.

Филипп Шинин уулу, байыркынын улуу колбашчысы Искендер Зулкарнайын алтын монеталардын бетине өзүнүн сүрөтүн түшүргөнгө буйрук берген.

Искендер Зулкарнайынды туурап, көптөгөн падышалар монеталарга өздөрүнүн сүрөттерүн түшүре башташкан.

Искендер Зулкарнайындын сүрөтү түшүргөн алгачкы монеталар тетрадрахам деп аталган. Монетанын бетине арстандын терисин кийген падышанын башынын элеси тартылган. Александр III-нүн монеталары Грецияда узак мезгилге чейин жүгүртүүдө жүргөн.

Андан кийин 400 жыл чамасында алтын монеталар Байыркы Римде да пайда болгон. Аны римдик өкүмзор Гай Юлий Цезарь кийирген. Ал ауреус деп аталган.

Бир ауреус – 25 күмүш денарияга, же 100 систерцияга барабар келген. Жоокерлеринин акысын төлөөгө күмүш монеталар жетиштүү болбогондуктан, Юлий Цезарь алтын монеталарды жасатууга мажбур болгон. Ошол кезде ал Грециядан 7,5 тонна алтын тартып алган. Ал кезде ар бир жоокерге 240 ауреус, башкача айтканда, 24 000 систерций акы төлөнгөн.

Цезардан кийинки Римдин императорлору да өздөрүнүн сүрөттөрү түшүрүлгөн алтын монеталарды чыгарышкан.

Октавиан Августун тушунда жүгүртүүдө ауреуска тентайлашы болбогон. Ушундан баштап Римде акча чыгаруучу сарайларда негизги уч металдан: жездөн, алтындан жана күмүштөн монеталар куюла баштаган. Ошол учурда асс акчасынын баасы түшүп, сестерциянын араң эле 1/4 бөлүгүн түзүп калып, жездөн эмес, колодон жасалып калган.

Сестерцийди аурихалктан жасашкан, Байыркы Римде жездиди ушинтип аташкан. Бул – акча жасоодо жездиди алгачкы ирет колдонуу болуп саналат. Октавиан мезгилинде жаңы акча бирдиги жасалган, ал дупондий деп аталып, 1 дупондий 2 ассамдын наркына тете болгон.

## ОРТО КЫЛЫМДАГЫ ЕВРОПА МОНЕТАЛАРЫ

Батыш Рим империясы кулагандан кийин Европада акчанын негизги бирдиги болуп улуу император Константин I (306–337) тарабынан киргизилген алтын солид калган, Батышта аны безант деп аташкан. Орусияда ал златник же золотник (мысалы – 4,26 г жакын, орустардын эски тараза өлчөмү) деп аталган.

Меровингдер жана Каролингдер династиясындагы (V–X кк.) франк королдо-

рунун монеталары римдиктердин солида жана денарийине окшош болучу. Сооданын төмөн түшүп кетишине жана саясый болунүштөрдүн шарттарына байланыштуу монеталарды жасоого айрым монастрлар менен чиркоөлөр укук алышкан. Орто кылымдын алдында акчалар сейрек жасалып калды, себеби, акчанын наркы боюнча эсептелгени менен соода-сатык негизинен айыл чарба продуктулары менен жүргүзүл-

гөн. Батыш Европада VII–XII күлгүмдәрда күмүш монеталары белгилүү болгон денарий же Германияда аталгандай **пфенинг** дешкен.

Ири феодалдар – герцогдор, барондор, архиепископтор пайда табыштын амалын көздөп, монеталардагы күмүштүн салмагын азайтышкан. Кол өнөрчүлүктүн, соода-сатыктын өрчүшүне жана жаңы шаарлардын пайда болушуна байланыштуу монета да көбүрөөк керектеле башттайт.

XII–XIII күлгүмдәрда аймактарда брактеат монетасы көнүр көлдөнула башттайт, ал жука күмүштөн жасалып,aversине томпок сүрөт түшүрүлгөн, ал эми реверсинде ошол эле сүрөттүн чөгөрүлгөн түрү салынган.

Бара-бара денарий менен **бракетеатты** көлөмү чоң күмүш монетасы **грош** (латынча «грессус», «чоң» маанисинде) четке сүрүп чыгарган. Өзгөчө кенен тараган монета болуп **тур грошу** (гротурнуа, алгачкы ирет 1266-жылы Франциянын королу касиеттүү Людовик IX тарабынан чыгарыл-



Орто күлгүмдөгөн брактеаттар

ган) жана реверсине чех арстанынын элеси түшүрүлгөн **прага грошу** саналды. XIV күлгүмдөн башынан XVI күлгүмдөн орто-суну чейин Чехияда жасалган прага грошу ётө көп тараплан акча болуп эсептелген. Алар жалаң гана Чехияда жүгүртүлбөстөн, Германиянын бүткүл аймагында, Польшада жана Россияда да пайдаланылган. Анын алдыңкы бетине 250 жыл бою чех таажысынын сүрөтү салынып, королдун ысмы жазылган, арткы бетинде Чехиянын герби





Тур грошу 1266-жыл



Прага грошу XIV-XVI кк.

(сегиз цифрасын элестеткен күйругун ча-гарактаткан арстан) жана монетанын атallyшы – прага грошу деген жазуусу болгон. XIV–XV кылымдардын аралыгында гроштор жасалган металлдын салмагы менен сапаты төмөндөп кеткен. Ал эми XIV кылымда гроштун баасы түшүп, майда тыйын болуп калган.

XV кылымдын экинчи жарымында Европада күмүштөн жасалган көлөмдүү монеталар пайда болуп, алар тестон деп аталган (италия тилинде «теста» – «баш»), бул монеталардын аверсинде монархтардын сүрөттөрү түшүргүлгөн. Тестондор Швейцарияды, Түштүк Германияда, Францияда жана Португалияды жасалган. XVI кылымда айрым тестондор сүрөттөрдү мыкты түшүргөндүгү менен башкалардан айырмаланган.

Сүрөттөрдү түшүрүүдө Кайра жаралуу доорунун мыкты усталары эмгектенген. Папанын акча жасоочу сарайында бир мезгилде атактуу зергер жана айкелчи Бенвенуто Челлини кызмат етөгөн.

**Орто кылымда Европада Чыгыш Аравиядан келген салмагы 3,9 г. күмүш монеталар – дирхемдер жүгүртүлгөн. Алар бөлүктөргө кесиптендикten, таразадагы салмагы боюнча эсептелген.**

## Орто кылымдын алтын монеталары

Орто кылымда Европадагы алтын монеталардын ичинен XIII кылымдын аягында Венецияда пайда болгон **дукат** кенен жайылган. Дукаттын аверсинде Иса пайгамбардын (Иисус Христос) элеси, ал эми реверсинде Венециянын асмандағы коргоочусу ыйык Марктын колунан туу алыш жаткан Венецияны өмүр бою башкаруучу дож (шайлоо аркылуу бийлик эсси) сүрөтү тартылган. Монетада латынча: «Өзүн башкарған бул герцогдук, Христос, сага арналат» деп жазылган. Латынча «дукатус» («герцогдук») деген сөздөн монетанын атallyшы жаралган. Дукаттын дагы бир атallyшы – цехин – италия тилиндеги «цекка» «акча жасоочу сарай» дегенди билдирет.



Дукат

1252-жылдан баштап, Флоренцияда алтын **флориндер** чыгарыла баштайт.



Флорин

Слейстеги француздар менен болгон дениз согушунда (1340) женип чыккандын урматына Англияда 1344-жылы король Эдуард III монархтын кемедеги элеси берилген алтындан нобль монеталарын чыгарган. 1455-жылы Эдуард IV тушунда розенболь («нобль роза гүлү менен») монетасы тарапланган, анын бетинде Йорктор династиясынын символу болгон ак роза гүлү чөгөрүлгөн.

## АРАБ МОНЕТАЛАРЫ

Монеталарды жасоодо арабдар да артта калган жок. VII–VIII қылымдарда арабдар кубаттуу мамлекетке – Араб халифтына биригип, басып алуучулук жүрүштөрүн жасаган. Алар Жакынкы жана Орто Чыгыштагы, Түндүк Африкадагы жана Европадагы бир нече мамлекеттерди басып алышкан.

Халифат түзүшкөнчө арабдарда соода-сатык буюм-тайымдарын алмашуу аркылуу жүргөн. Башка өлкөлөргө жүрүштөргө чыкканда алар акча менен таанышып, аларды өз акчалары катары пайдаланышкан. Римдиктердин 'денарий' деген күмүш монеталары болгон. Анын мындай аталышы ал адегенде жездин 10 фунтуна барабар келген (латынча deni – ондон деген мааниде).

«Денарий» деген аталыш Орто қылымда да, Жаңы заманда да сакталып кал-

ган: маселен, француз монетасы денье. Орто қылымдагы Чыгыш Аравияда денарий алтын монетаны билдирген динарга айланган.

Бир аз мезгилден кийин арабдар өздөрүнө тийиштүү аймактардын бардыгына бирдей акча бирдигин кийирген. Динар – алтын монета, дирхем – күмүш, феле – майдада жез тыйындар. Жез тыйындарда жергиликтүү башкарууучунун ысмы басылган.



Сулайман халифтин динары





Халиф аль-Валид I нин динары

Бир нече мезгил өткөндөн кийин жергиликтүү бийлик күмүштөн да акча жасай башташкан. Монеталарга халифтин ысмын сөзсүз жазылып келген. Эгерде жергиликтүү эмир монетага халифтин ысмын жазбай калса, ал окуя чоң чатакка айланган.

Мусулмандардын символикасы басылган монеталар Омейд династиясынын халиф Муавия ибн Абу Суфьяненин бийлигү учурунда 661-жылы жасалган, ал мезгил Мухаммед пайгамбар өлгөндөн отуз жылдан кийин болгон. Византиялыктардыкына окшош алтын монеталарды чыгарышкан: бир бетине император Ираклийдин (610–641-ж. башкарған) жана анын уулунун сүрөттөрү басылган, экинчи бетинде латын тилиндеги салттуу жазуулар. Кресттин ор-

дуна жezл – бийликтин кооздолгон белги таягы тартылган. 663–664-жылдардан баштап, халиф Муавия монеталарга даталарды мусулмандардын жыл санагы боюнча койдурла баштаган.

Омейяддардын династиясынан 685-жылдан баштап, 20 жыл бою бийликтө олтурган халиф Абдул-Малик монеталардын түзүлүшүн бир топ өзгөрткөн: императордун ордуна халифтин сүрөтү қоюлган, крест да жок болгон. Жазуулар да араб тилинде болуп, алгачкы ирет Курандын сөздөрү кирген.

Араб монеталары дээрлик бүтүндей Евразия аймагында көп мезгилге чейин кадырын түшүргөн жок, себеби ал өз тарыхынын көп бөлүгүндө салмагы менен тазалыгын сактап турган. Ал монеталардын көнчى азыркы күнгө чейин эки континенттен – Кытайдан Британияга, Индиядан Скандинавияга чейинки аймактардан табылууда.

## ЖАҢЫ ЗАМАН МОНЕТАЛАРЫ

Географиялык улуу ачылыштар мезгилинде Испания менен Португалия колония өлкөлөрүнөн көп көлөмдөгү баалуу металлдарды алып келишип, алтын жана күмүш монеталарын массалык түрдө чыгара башташат. Эки өлкөдө төң алтын монеталар адегенде **ескудо** (испанча «калкан») деп аталган. XVI күлгүмдөн көштөн эскудо же **пистоль** жана **дублон**, башкача айтканда, «кошоктолгон», «экөө»; 2 пистол монета ушундай аталды. Эки монета тен Батыш Европада бийик абрайго ээ болуштуу: пистолдун үлгүсү менен Францияда Людовик XIII (1610–1643) тушунда алтын **луидор** чыгарылган. 1791-жылы ошол кичинекей монета Людовик XVIнын тагдырын чечкен:

Парижде революция учурунда королдун үй-бүлөсү качып баратканда Варенне почта бекетинен кулча кийинил алган королду луидор монетасындагы сүрөттүнө окшоштуруп кармап алышкан. 1803-жылы луидордун ордун **наполеондор** басат.



Барселонада жасалган Хуан I жана Карл V нин эскудосу



Людовик XVIнын лундору, 1789



Наполеондор

XVI кылымдын аяк ченинде Испанияга американалық колонияларынан алтын келбей калды, ал эми күмүш шахтылары күчтөнүп иштеп жатты. Натыйжада Испанияда салмагы 25,5 г болуп, 1497-жылдан баштап чыгарылган негизги акча күмүш монеталар – песо (испанча – «салмак») соода-сатыкта алдыңкы орунду ээледи.

**Песонун** көбү Испаниянын колонияларында жасалған, айрым кездерде Европага бараткан корабларде да даярдалғандыктан аны кеме акчасы деп да аташчу. Аны «пиастр» да дешчү, италия тилинде рiaстра – «пластиңк» дегенди билдирет. Испандык белгилүү романдарда жазылган бул аталыш көбүнчө чала жасалған монета болгондуктан, аларды европалык күмүш акчаларга сырьё катары пайдаланылган. Пиастр Американын долларына үлгү катары пайдаланылган, бирок аталышы немистердин талеринен келип чыккан.



Сигизмунд эртгерцогдун тироль гульдинери

XVI–XVII кылымдарда Батыш Европада Чехиянын Иоахимстал шаарында чыгарылган негизги акча катары күмүш талер – акча жасалған шаардагы аймактын атالышы. Талер алгачкы ирет 1486-жылы Тирол шаарында жасалып, гульденгрошен деп аташкан, башкача айтканда, «алтын грош» деген мааниде. Монетанын салмагы 29,5 г болуп, таза күмүш 27,2 г түзгөн. Бул акча көп болгондуктан, бат эле белгилүү болуп калды: 1528-жылга карата акчанын саны эки миллион даанадан ашык чыгарылган. Чыгарылган шаардын атальшындай ал акча иоахимсталеры деп атала, тез эле талерге чейин қыскарып кетет. Бул арада Европага жакында эле ачылган Америкадан күмүштөр ағылып келип жатты. Ошентип күмүш акча жасоодо алдыга чыгып, алтынды четке сүрүп салат. Бирок ошол эле кезде Америкада али алтындын өңө кени ачыла электигине байланыштуу алтынга караганда

Талер Испанияда – талеро, Италияда – таллеро, Нидерландияда – дальдре, Скандинавияда – далер, Россияда – ефимка (бетине салынган ыйыктын ысмы) деп атала баштады. Англияда талер – даллер, даллар, акырында доллар деп аталды. Талер Европада XVIII кылымдын ортосунан чейин башкы акчасы жана эсеп-қысап бирдиги болуп келди.

Ефимка орустардын рыногунда орус акчасы катары пайдаланыла баштады. Анын бетине найзачан чаңдестин сүрөтү тартылган падышанын мөөрү басылган болучу. 'Ефимка' наркы боюнча 64 күмүш тыйынга татыган. 1704-жылы Петр I өз акчасын жасай баштаганда ефимка салмагы боюнча бир күмүш рублге барабар болуп калат.

күмүштүн наркы төмөндөп кеткен. Деген менен европалык ири мамлекеттер талердин жасалышына жана күмүштүн тазалык үлгүсүнө салып, өздөрүнүн күмүш ақчаларын чыгарға баштасты.

1551-жылы Англияда талерге оштууп, кронадеп аталган өздөрүнүн монеталарын чыгарган. Андан мурда аерде 1489-жылдан алтындан соверин жасалган, ал эми 1663-жылдан баштап, алтындан гинеялар чыгарылган. XVI күлмидын орто ченинен баштап, Ыйык Рим империясында негизги алтын монетасы

болуп дукат эсептелген. Европа өлкөлөрүндө жез монеталар майда тыыйын катары пайдаланылган.

1576-жылы француздардын белекке берилүүчү пьефор монеталарында алгачкы ирет гуртка (тыйындын кыры) рельеф жазуулары пайда болот. Монеталардын кырларына адатта жасалмадан коргогон оюмдар салынып, же чийимдер түшүрүлчү


## ОРУС АҚЧА СИСТЕМАСЫ

### Орустун алгачкы монеталары

X күлмидын аягында Киев Русунда алтындан жана күмүштөн өз монеталарын чыгарға башташкан. Андиктан орустун алгачкы монеталары златник жана серебренник деп аталган. Монеталарда киевдик улуу княздын элеси менен Рюриковдордун белгиси болгон үч ача найзанын сүрөтү түшүрүлгөн. Монетадагы князь Владимирдин (980–1015) : «Владимир на столе, а се его сребро» деген жазуусу болгон, ал жазуу: «Владимир такта олтурат, бул анын акчасы» дегенди билдирген. Көп мезгилге чейин Руста «сребро» – «серебро» деген сөздөр ақча деген мааниде айтылып келген.

### Монетасыз мезгил

XII күлмидемдээ Русь майдаланып кеткендө монгол-татарлар кол салат. Алар кылымдап жыйган кымбат металлдарын алыш кетишет. Бирок тарыхта белгилүү болгон-



Орустун алгачкы монетасы



Новгород куйма гривнилері

дой, алтын менен күмүштүн куймалары акча катары жүрөт, монеталар жок кезде, кылымдан жүгүртүлүп келген монеталардын ордуна куйма металлдар пайдаланылып калды! Таң калыштуу! Рустун акча реформасы артка кайттыбы? Көрсө, ошол мезгилде мурда Киев Русуна бириккен аймактар кайра бөлүнүп кетишкен болот. Бүтүндөй өлкөгө тараплан бирдиктүү акча жасоо токтоп калат. Мурдагы жүгүртүүдөгү акчаларды адамдар катып альшат. Аナン динарларды ташуу да токтойт. Ошентип Руста монета аттуу жоголуп, анын ордун металл куймалары ээлэйт. Илгеркідей күмүштүн кесиндилиери акча катары жүрүп калат. Аларды формалары жана салмагы менен пайдаланышат. Бул мезгил акчасыз доор деп аталаат.

### **Русь майдаланган мезгилиндеги монеталары**

Орустун алгачкы рубли – салмагы 200 грамм келген эки чети одур-бодур кесилген төрт кыр күмүш болгон. Аны XIII кылымда чыгарышкан. Ал кезде рубль кундуун 10 гривенине барабар келген. Ошондон бери орустардын акчасынын ондук системасы айтылып келет: 1 рубль = 10 гривенникке, 1 гривенник = 10 копескке.



Новгород-Север княздыгынын монетасы

Монголдордун эзүүсү начарлаган XIV кылымдын орто ченинде гана орустардын акчасы кайра пайда болот. I рублдик

гривенники ортосунан бөлүп, полтинник (жарым рубль), төрткө бөлүп, четвертак (жыйырма беш тыйын) алышкан. Рублди майда акчаларга бөлүшкөн. Анучун 1 рублдик гривенканы ичке кылып чоюп, аナン майдалап бөлүп, ар бирин жалпайтып, монета кылып чеканкалашкан. Москвада 1 рублден 200 акча, Новгороддо – 216 акча жасашкан. Ар бир князчылыктын өз монеталары болгон.

### **Орус мамлекетинин монеталары**

Иван II бийлигинде Русь бирдиктүү мамлекетти түзөт. Ошондон баштап, ар бир князчылык өздөрүнчө монета жасаганы токтолду. Мамлекеттин башындағы монархтын гана акча жасаганга укугу болгон.

1534-жылы Иван Грозныйдын энеси Елена Глинскаянын бийлигинде буткүл мамлекет боюнча бирдиктүү акча системасы киргизилген. Монета жасоонун үлгүсү түзүлүп, катуу талап көюлгөн эрежелер иштелип чыккан. Күмүштен жасалган майда акчаларга кылышчан чабендестин сүрөтү түшүрүлгөн. Бул монеталарды мечевых (kylyschan) деп аташкан. Ошондой эле күмүштен жасалган, бирок салмагы чонураактарында колуна найза кармаган чабендестин элеси тартылган. Аларды тыйын акчалар дешкен. Булар алгачкы тыйындар (копейка) болгон. Алардын формалары ар түрдүү келип, чондугу дарбызын данегин элестеткен. Эң майда монета «полушка» деп аталаан. Алар тыйындын чейрегине (жарым акчага) барабар келген. Падыша Федор Ивановичке чейин орустардын монеталарына жасалган жылы жазылган эмес. Бул падыша мезгилинде тыйындарга жасалган жылы көрсөтүлө баштаган.



Иван Грозныйдын тушундагы копейка

Бара-бара рублдин куймалары жүгүртүүдөн жоголуп кетет. Россияда акча рубль менен эсептелген, бирок рубль мо-

нета катары жок болгондуктан, ал шарттуу түрдө акча бирдиги болуп келген. Өлкөдө акча тартыш болуп, «акча ачарчылыгы» өкүм сүргөн. Өзгөчө майда акчаларга муктаждык күчөгөн. Ал учурда копейканын наркы чон болуп, майда акча керектелгенде аны эки-үчкө бөлүп жиберишкен. Ар бир бөлүгү өзүнчө наркка ээ болгон. XVII кылымдын башталышына чейин Россиянын алтын монетасы болбогон. Владимирин златниктери акча болуп жарыган эмес. XVII кылымдын кылымдан башынан Россияда Василий Шуйский падыша тагына олтурат. Ал такта аз мезгилге олтурган, анчалык деле кадар-барька жеткен жок, бирок Россияда алгачкы алтын монетаны жасоону баштаган: алар гривенник жана пятак деп аталган.

### Императордук Россиянын монеталары

Петр Iinin указы менен 1704-жылдын март айында Россияда күмүш рубль



Рубль

дерди чыгара башташат. Бир эле мезгилде полтинниктерди, полуполтинниктерди, гривенниктерди, 10 копейкага барабар болгон «10» акча деген жазуусу бар пятакторду жана алтын монеталарды чыгарышкан.



Полтина



Алтынник

Байыркы 1алтын 6 акчага, петров алтыны 3 копейкага барабар келген. Күмүш жездөн алда канча кымбат турган. Жез монеталардын наркын күмүшкө төнөш үчүн аナン көлемүн чоңойтууга дуушар болушкан, натый-жада ал монета оор болуп калган. Россияда күмүш жетишпегендиктен, мындай кымбат наркатағы монеталар үчүн Екатерине I жез монеталардын салмагын 1,6 кг чыгарган.



# АЛГАЧКЫ КАГАЗ АКЧАЛАРЫ

Азыр акча купюрларын ар бир адамдын капчыктарынан көрүүгө болот. Кийинки мезгилдерде соода-сатыкта акча колдонулбаган ар кандай төлөөлөр болгону менен баары бир кагаз купюрлар популярдуугун жоготкон жок.

Жаңы ойлоп табылуулар сыйктуу эле кагаз акчанын тарыхынын да тамыры тереңгө кетет, кагаз акчалар мин жылдан ашуун мурда Кытайда пайда болгон.

Металлдан жасалган акчаларды аларга караганда арзан материалдардан жасоо аракети б. з. ч. 119-жылы Кытай императору У-ди тарабынан колго алынган. Ал кезде ар бир жактары 1 чи – 33 сантиметрге жакын ак бутунун ийленген терисинин кесиндиси купюр катары пайдаланылган. Адегенде бул акча болгону 400 мин даана жасалган. 100 жылдын тегерегинде Кытайда кагаз пайда болгон. Андан көп өтпөй, кагазга жазууларды түшүргөндү үйрөнүшөт.

618-907-жылдардагы Тан империясынын тушунда фэйциянь аттуу учуучу акчалар пайда болду, бул алгачкы ирет акчаларды колмо кол эмес, жөнөтүү жолу менен эсептешүү болуп саналган. Эгерде ким биреө өзүнүн шаарындагы жок товарды алуу учун соодагер өнөктөшүне кардарды жиберет. Ал кезде атайын чыгарылган кагаздарга товардын саны, баасы жазылып, кагаздын бир бөлүгү кардарга берилген, бир бөлүгү соодагерде калган. Дареги боюнча кардар келип, оор металл акчаларды көтөрүп келүү түйшүгүнөн арылган.

960-1279-жылдарда коло монеталарын чыгаруугу жез жетишпегендиктен, 16 бай үй-булө кагаз акча чыгаруу учун биригишет. Аны 1023-жылдан борбордук өкмөт колдоп, анын натыйжасында Кытайда соода өнүгтөт. Юань династиясынын алгачкы жылдарында кагаз акчасынын тарыхында ийгилик арткан мезгили болгон.



Сун династиясын түзгөн император Тай



1160-жылы жасалган хуэйцзы банкноту

XV кылымдын аягында Мин династиясы (1368–1644) акча инфляцияга учурал жана чыгаша көп болгондуктан кагаз акчаны чыгарууну токтотот.

Алгачкы ирет европалыктар Кытайга келишкендөн кийин Европанын көп жерлеринде металл монеталарга караганда ыңгайына карап, кагаз акчалар колдоно башталды. Европада кагаз акчалар XVII кылымда эле чыгарылғандыгына карабастан, ар кыл мамлекеттерде монеталар да жүгүртүлүп келген.



Мин династиясы. Император Тай Цзу (1368–1398) 1000 кэш наркындагы банкнот. 10 акча болборунун сүрөтүнөн банкноттун наркы даана корунуп турат.



Мин династиясынын 200 кван наркындагы банкноттун көлемү юридикалык документ катары жүргөн.

## ЕВРОПА МЕНЕН АКШДА КАГАЗ АКЧАНЫН ПАЙДА БОЛУШУ

Кагаз акчалардын пайда болушуна монета өндүрүшүндө металлдын жетишпеги себеп балгон. Алтын менен күмүштүн алыныши тоо-кен тармагынын өнүгүшүнө байланыштуу болгон (табиий ресурстарга байланыштуу), ал эми акча керектөө болсо, өлкөнүн бүтүндөй экономикасынын деңгээлине барабар болору белгилүү Андыктан, өндүрүш революциясынан кийин экономиканын өсүшү ылдамдады, мындай шартта металл монеталардын ордуна кагаз акчаларды колдонуу аргасыздыкты жаратты. XVIII кылымдын ичинде кагаз акчалар Европанын бардык өлкөлөрүнө тарады, ал эми XIX кылымдын аягында дүйнөнүн бардык жерин ээледи.

Европады банкноттор Кытайга караганда алда нече кеч пайда болду. Биринчи кагаз «монеталар» алгачкы ирет Лейден Простестанттыгында (**Нидерландия**) Испания басып алганда 1574-жылы чыгарылган. Шаарда жашаган болжол менен 14 миң тургунунан 5 минден ашыгы өлүп, кебү ач-

калыкта калган. Акча катары пайдаланышкан булгары да жоголуп кеткен, акчачылык учурунда ал терилерди кайнатып, тамак катары жеп салышкан. Ошол кезде айласы кеткен адамдар чиркөө гимндери жана билдириүүлөр жазылган китептердин мукабасы менен барактарынан кагаз пластиналарын жасашкан. Бул «акчаларды» жасоого мурда металл монеталарына колдонгон клише-лерди пайдаланышкан.

Чыныгы банкноттор кийинчөрөөк пайда болду. Ал **Швецияда** ишке ашкан. Өлкөдө 1644-жылы жүгүртүүгө жез монеталары чыгарылган, алар өтө оор болгон, андан калса отуз жылдык (1618–1648) согуштун кесептинен ал акчалардын наркы бат эле түшүп кетти. Булардын бардыгын эске алып, Иоганн Палмструх (Johan Palmstruch) 1657-жылы Стокгольм банкын (Stockholms Banco) түзүп, акчанын жаны бирдигин – кредит кагазын (Kstockholms Banco) сунушттайт. Алгачкы банкнотторду 1661-жылы басып чыгарган. Купюрларды



1666-жылы Стокгольм Банкы тарабынан берилген Европадагы алгачкы кагаз акча

өтө көп санда чыгарып алғандыктан, банктын ишинде көйгөйлөр пайда болду. Банктын директорун соттоң, түрмөгө олтургузушту. Бүгүнкү күндө ошол Стокгольм банкасынын алгачкы банкноттордун бир азы гана сакталып калган, алар сейрек кездешүүчү табылгалар болуп саналат.

Англиялык акча системасы түзүлгүчө көп мэгилге чейин акчага көзөмөл жүргүзүү боюнча король менен соодагерлердин ортосунда талаш жүргөн. Соодагерлердин каржылоосу менен Вильгельм III Оранский такка келгенден кийин «Данктуу революция» атالышка ээ болуп, маселени көпчүлүк күткөн көз каранды эмес кредиттик банктардын пайдасына чечим чыгарат. Уильям Паттерсондун (William Patterson) демилгеси менен 1694-жылы түзүлгөн Англиядага банк жөнөкөй вексел (карзы




1797-жылы чыгарылган английялык 1 фунт банкноту.




милдеттение) сапатындағы антиялық зергерлердин Goldsmithnotes банкнотун чыгарат. Пункт «(Мен) биринчи сураганда эле аталган сумманы ... фунт менен кайрыйм» деп векселди алтынга алмаштырып берем деген милдеттение алган, ал эми векселди алтынга алмаштыруу чынында эле мүмкүн болгон. Банкнотторду басуу укугунан ажырап, мамлекет анын ордуна зам ала баштаган. Антиялық банк бара-бара дүйнөдөгү таасирдүү каржы мекемелеринин бири болуп калды. 1797-жылы Англия Банкы банкнот-векселдерди алтынга айрмаштоо укугунан ажыраткан «Рестрикциондук акт» кабыл алышкан, мында банкноттун баасы чектелген, ошентип алар кагаз акчаларга айланган. 1820-жылы банкнотторду алтынга айрмаштоого уруксат берилип, банкноттар кайрадан кредиттик акчага айланган.

Ал мезгилде Даниянын провинциясы болгон **Норвегияда** 1695-жылы бизнесмен Тор Молен (Thor Mohle) өкмөттүн уруксаты менен кагаз акчаларды чыгарган. Банкноттордо беш мөөр басылган болот. Бирок адамдар анын эч пайдасын көрбестөн, аларды кайра банкка алып барып, көнгөн монеталарга алмашып алышкан. Бул болсо Молен мырзанын ишинин алга журушунө тоскоол болгон.



## Даниянын банкноту 1713-жыл



Франциянын банкноту 1707-жыл (1000 ливр)

No. 155  
Ein Haue Royal Weißt den 22  
Juni indeverrente Jahr 1655 für  
Herrn Landvogt Foyrthausen haver lobet  
wysaet / angangende wylle Schedde/  
son / ieden für bare Penz Norden/  
felds und Hans Komtial Majestät  
Hilf Reges stat giebt / Sa et kenne  
Schedde etter summe Körndungs am/  
holt warden authentiziert, für die Werde  
al / Middal / Soner.  
Rübenlanden den 22 Junij 1655.

Dag schafft Mey  
Friedrich Lüding  
Schedde

1695-жылда чыгарылган Норвегия банкноту

**Данияда** болсо, кагаз акчалар 1713-жылдан жүгүртүлө баштайды. Бул Түндүк Ирландия менен болгон согуш учурунда ишке аашкан.


кенири тараалган: 1789-1794-жылдары асигнаттар (фр. assignat) адегенде 2,4 млрд. лиивр, ал эми 1795-жылы алардын суммасы 40 миллиардга жеткен. 1797-жылы асигнаттарды жок кылышып, Франция кайра металда акчасына откөн. XIX күлгүмдө Франция Февраль революциясына жана 1870-1871-жылдардагы франко-прусс согушуна байланыштуу кагаз акчага эки жолу откөн. Франко-прусс согушунда Франциянын өкмөтү аскерлерди каржылоо максатында банкнотторун чыгарылышын көбөйтүп, аны майдалоого болбой тургандыгын жарыялап, алардын өзгөрбөс наркын белгилешкен. Вексель банкноттору кагаз акчага айланып кеткен.

**Россия**да каныша Елизавета Петровнанан тушунда генерал-директор Михаил Мамлекеттин каржы абалын жакшыртууну сунуш эткен. Анын планы боюнча жасалышы кымбатка турган монеталардын ордуна Европанын үлгүсү боюнча арзан кагаз акчаларды чыгаруу болгон. Министр долбоору Сенатка коюлуп, ал жактан кольдоо тапкан эмес. Бирок бул



Россиядагы алгачкы кагаз акча. 25 рубль 1796-ж.

дордоорду Екатерина II 1769-жылы ишке ашырып, монеталардын ордуна 25, 50, 75 жана 100 рубль наркындагы кагаз асигнацияларын чыгарган. Алар монеталарга эркин алмашкан, ал максатта 1768-жылы Москвада жана Санкт-Петербургда эки банк ачылган. Екатерина IIнин асигнациясы орустардын алгачкы кагаз акчасы болгон.




Массачусетс 1690 (20 шиллинг)

Англияда түндүк-америкалык бир нече аймактар (Пенсильвания, Түштүк жана Түндүк Каролина ж.б.) колония мезгилинде эле европалык өлкөлөргө караганда Түндүк Америкада кагаз акчалар мурда чыгарылган. 1690-жылдардын баш жагында колониялардын ичинен биринчи болуп Массачусет колониясы (азыркы Массачусетс, АКШ) үзүлтүксүз жүгүртүүгө банкнотторду жасаган. Англиянын колониялары өздөрүнүн көз карандысызык күрөшүндө штаттардын Конгресси 1775-жылы 3 миллион долларлык «континент аралык акча» чыгарууга токтом кабыл алган. 1779-жылы алардын суммасы 240 млн. доллардан ашкан. «Континент аралык акчанын» нар-

кынын төмөн түшүп кетиши аны басып чыгаруудан алда канча тез жүргөн. Кағаз акчанын наркы төмөндөгөндөн төмөндөп, 1787-жылы 1долларлык күмүш 50-60 кагаз долларына тете болгон. «Континенталдык акча» 1780-жылдын 18-мартында девальвация жолу менен беш пайыздуу облигацияны пайдалануу укугунда алмаштууга 6 жыл мөөнөт берилип, жокко чыгарылган. АКШнын өкмөтү 1861-1865-жылдардагы жарапандык согуш мезгилинде «гринбек» атальышындагы кагаз эмиссиясын кайра калыбына келтирген. Бардыгы болуп 450

млн. суммасындагы доллар чыгарылган, алардын баасы 2,5 эссе төмөн түшүп кеткен. Согуш аяктагандан кийин акчанын ашыгы жүгүртүүдөн алынып, акчаны алмаштыруу жолу менен кайра калыбына келтиришкен. АКШнын кагаз акчага биротоло өтүү мезгили Президент Франклайн Рузвельтин 1933-жылдын 5-апрелдеги 6102 Указы менен бекитилген. Эгерде кимде-ким 100 доллардан ашык акчаны банкнот эмес, алтын монета менен кармаса ал 10 мин доллар суммасында айып пул төлөйт же 10 жылга соттолот деп айтылган.

## БАНКТАРДЫ КАНТИП ОЙЛОП ТАБЫШТЫ?



Менялды и сборщики налогов

Байыркы базарларда акча алмаштыргыч чоң роль ойногон. Анын аброю бийик болгон, анын андай абалы адеп ар түрдүү монеталарынын көптүгү эсептелген. Акча алмаштыргыч өзүнчө скамейкада олтурган (көптеген европалык тилдерде – banka). Алар акчанын эсебин уктап жатканда да биле турган, алдында кайсы өлкөнүн кандай акчасы жатканын бир көргөндө эле билишкен, жана кимге кандай акчаны кошуп жибергенге маш болуп бүтүшкөн. Толгон акчалардын арасынан жасалманын кайран тааныган. Кыскасы, алардын акчалары көп болгону белгилүү. Маселен, Байыркы Вавилонго (Вавилондо б. з. ч. жыйрма кылым мурда эле акча алмаштыргычтар болгон) башка бир өлкөдөн

Базарлардан ар нерсени күтүүгө болов эле... Алдаганда айыбы ачылып калган акча алмаштыргычтар катуу жабыр тартып калышчу, жини кайнаган кардарлар алардын олтургуч орундарын талкалап салган окуялар кездешет. Ал жорук италияча «Banka rotto» деп аталган. Банкрот деген сез ушундан улам пайда болгон...

соодагер келди дейли, акча алмаштырғычтар тигинин соодасы жүруш үчүн акчасын вавилондук акчага айырбаштап беришет. Кийинчөрөәк акча айырбаштагычтар Байыркы Грецияда, Римде, Индияда ... пайда болду.

Алар чет элдик соодагерлердин акчаларын жергиліктүү акчаларга айырбаштап гана жөн болбостон, үстөгү менен карыз да беришкен. Маселен, акча алмаштыргыч он монета карызга берсе, алган адам он эки монета бересе болот. Ал акча алмаштыргычтарды эл **сүткор** деп аташкан. Алар акча жүгүрттүүнүн пайдасын алгачкылардан болуп ишке ашырышкан, анткени аларды өз алдынча сакташкан. Алар маселен, жаңы жерлерди жана жаңырынокторду ачыш үчүн экспедицияларды каржылап, б. а. акча менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүктөрү жеткен.

Европада эн алгачкы жеке банк Неаполь банкы эштепелет, аны 1539-жылы сүткор бир үй-бүлө негиздеген. Мамлекеттик капитал үстөмдүк кылган ал банк бүгүнкү күндө да иштеп жатат. XVIII кылымда эле банктар азыркыдай бардык милдеттерди аткарышкан: акчаларды алмаштырган, аларды жыйнаган, үстөгү менен карыз беришкен.



Неапол банкы

Акча алмаштыруучулардын кесиби мурас катары муундан муунга берилип келген. Алгачкы банкирлер үйү ушундайча түзүлген. XII-XIV кылымдарда банк иштери боюнча түндүк Италиянын Ломбардия провинциясындагылар көп алектенишкен, ошондун улам аларды ломбардчылар деп аташкан – кыймылдуу мүлктерүн күрөөгө койдуруп, карыз акча беришкен.

Европада банктардын эң көп ачылышы XVII кылымга таандык болгон. Европада эң биринчи расмий улуттук банк 1605-жылы Рим папасы Павел V тарабынан ачылган. Андан соң аброю бийик Ыйык Дух банкы ачылган.



Ыйык Дух банкы

Банкты башкаруунун жогорку оргалы болуп, ал банктын акцияларын кармаган акционерлердин жыйыны, директорлор көнеши жана текшерүү комиссиясы эсептепелет. Акция – бул баалуу кагаз, анын ээлери акционердик коомду башкарууга жана түшкөн кирешеден дивидент алууга укуктуу. Банктын ишмердигин курамына чоң көлөмдөгү акциялары бар адамдар киргөн башкармалык башкарат.

## МЕДИЧТЕР – БАНКИРЛЕР ЖАНА МЕЦЕНАТТАР



Джованни Медичи



Козимо улуусу



Айкөл Лоренцо

Медичинин тукуму мыкты финансисттер гана эмес, искуствоңу коргоого алган кайрымдуу жана меценат катары да белгилүү. Илгерки мезгилдеги такталбаган маалымат боюнча Медичи өзү табып же дары сатуучу болгон деген божомол айтылат. «Медичи» деген сөз италия тилинде «врач» дегенди билдиret, Медичилердин үй-бүлөлүк гербинде алты шар бар, мураскерлерди алардын ичинде дары-дары-мектер бар дешкен. XII кылымда мурдагы дары саткандар Флоренциядан орун-очок алышип, сүткорлук менен шугулданышат. Байышкандан кийин Медичилер шаардын саясый турмушуна активдүү катышат, айрымдары Флоренция – Синьорияда (италия тилинде «бийликтүү алуу») өkmөттүү жетектеген. 1378-жылы үй-бүлө клан башчысы Сальвестро саясый күрөштө жацилип калып, шаардан куулат, ал эми калгандары саясаттанубактылуу четтеп, банк бизнесин улантышкан. Сальвестронун аталаш ииниси Вьери Медичи өзүнүн банкынын бөлүмүн Римге жана Венецияга ачып, үй-бүлөлүк капиталды байыткан. Вьеринин тууганы жана оноктөшү Жованни Медичи сүкно чыгарууга жана Чыгыш өлкөлөрү менен соода-сатыкка салган акчасы ийгиликтүү болуп, көп пайда алып келген. Жованнинин кардинал Бальдессаре Косса менен болгон байланышы ондой берди бо-

луп, 1410-жылы Рим папасы Иоанн ХХIII шайлланганда Жованни католикалык чиркөөнүн каржы көзөмөлү болуу менен биргэ монета чыгарууга укук алган.

1434-жылы Жованнинин уулу Козимо-улуусу Флоренциянын бийлигигин тартып алат. Ал элдин жакшы жашоосун көздөп, өз каражатын аябай көптөгөн курулуштарды куруп, кайрымдуулук иштерин жасаган. Ачарчылык жылында элгө бекер нан тараткандыгы үчүн аны «Ата Мекен атасы» деп аташкан. Художниктерге, окумуштууларга жана ақындарга колдоо көрсөтүп, ал Флоренцияны Италиянын маданий борборуна айландырган. Козимо Европада алгачкы ирет жалпы элдик китеңкананы жана Академияны негиздеген. Ал философияны сүйүүчүлөрдүн эркин коомуна ақындар, жи-виописчилер, архитекторлор ж. б. келишчү.

Козимонун небереси Айкөл Лоренцо таланттуу ақын, кооздукту барктай билген жана илим менен искуствоңу колдогон адам болгон. Лоренциянын сарайында анын колдоосу астында архитекторлор Донателло жана Микеланджело, художниктер Сандро Ботичелли жана Леонардо да Винчи өздөрүнүн шедеврлерин жаратышкан. Козимо менен Лоренцо чогулткан искуство чыгармалары Уффици жана Питта галереясынын негизин түзгөн. Лоренцо дүйнөдөн кайткандан кийин (1492) анын

тукуму Флоренциядан эки ирет куулуп, эки ирет кайтып келишкен.

Алессандро Медичи 1532-жылы императордон герцог титулун алган. Медичи тукумунун акыркы герцогу 1737-жылы дүйнөдөн кайткан. Анын карындаши Мария Луиза үй-бөлөсүнүн бардык байлыгын жана Уффици менен Питти галереясын кошуп, Флоренцияга өткөрүү керээзин калтырган.

А. Дюманан романы аркылуу Айкөл Лоренционун небереси, Франциянын канышасы Екатерина Медичи ууланткыч катары жаманатты болгон. Бирок аны тастыктаган бир да факт жок.

## ФУГГЕРЛЕР КОРОЛДОРДУН КРЕДИТОРЛОРУ



Якоб Фуггер

Германияда XV–XVII кылымдарда эң белгилүү соода жана банкирлердин үйү катары Фуггерлердин үйү эсептелет. Алар өздөрүнүн ишмердигин Европада жана андан тышкы жайларда жүргүзүшкөн. Фуггерлердин ишмердиги Европадага баштапкы капитализмдин эң жогорку деңгээли болуп саналат. Бул тукумду негиздөөчү Ганс Фуггер айылдык кездеме токутуч болгон.

Ал 1367-жылы Аугсбургга көчуп келип, кездеме жана жип менен соода кылган. Анын мураскорлору кездеме сатышып, Аугсбургга Венециядан сырье ташышкан. XV кылымдын аягында Якоб Фуггер жүн менен чыгыштын таттууларын сатканды токтотуп, кредиттик операцияларга өтөт, кийинчек тоо кен иштери кошулат. Ал Байык Рим империясынын княздарына кредит берет жана Тиролдогу, Каринтидеги жана Венгриядагы күмүш жана жез кендери императордун өзүнөн кредитке алган. Якоб Фуггер булардан башка Испания ээлик эткен жайлардан күмүш менен сымап өндүрүп, көп пайда көргөн. Даалашундай соода-финансы ишмердигинен жыйырма беш жыл ичинде Якоб Фуггердин байлыгы 10 эсе өскөн. Ал өз мезгилинде Европадагы эң бай адам болуп, тарыхта Якоб Бай деген ат менен белгилүү. 1511-жылы ал дворян наамын алган.

Якоб Байдын ишин соодагерлердин князы деген атка конгон жакын тутугандарынын бири Антон Фуггер уланткан. Анын тушунда Фуггерлердин байлыгы болуп көрбөндөй көбөйген. Ал кезде Антон Фуггер саясатта орчуундуу орунду ээлеген: анын акачсызын арты менен ландскнехттер (жалданма жоокерлер) кызмат өтөшкөн, союздаштар жана душмандар сатылып алынган, ошентип, Германияда императордун бийлиги сакталып келген. Бирок 1557-жылы ал ишкерге каттуу сокку урулат: андан эң көп катары алган Испаниянын королу Филипп II катарын төлөөдөн баш тартат. Испандык бул дефолт Фуггерлерге түшкө да кирбекен 4 млн. гульденге чыгым кылат.


Андан кийин да Испан королдору бир нече ирет банкрот жарыялашкан. Ар бир жарыяланган банкрот Фуггерлерге ете чоң чыгымдарды алыш келген. Анын үстүнө Европада кен казуу иштери солгундай баштайт. Андыктан Фуггерлердин кирешеси тездик менен төмөндөп кетет. XVII кылымдын орто ченинде соода-банкир үйү жакырланып калат. Фуггерлер ишкердикти таштап, графтык жана княздык титулдары менен эң чоң жер ээлери болуп калышат. Алар кайрымдуулук жасашып, меценант

булушуп, кембагалдар үчүн жайларды ачышкан.

Ганс Якоб жана Маркус Фуггерлер китеңі жазысты, Иероним Фуггер искусство чыгармаларының коллекциясын жыйнаган. Германияда 1486-жылы негизделген Фуггерлердин кичине банкы ушул күнгө чейин иштеп келет.

XVI қылымда немис банкири В. Вильзэр Фуггерлер менен бирдикте император Карл V-ге 12 тонна алтын берип, Венесуеланың аймагын күрөөгө алат. Колониялық бийлик Вельзерди аймагынан ажыратып гана тим болбостон, аны өлüm жазасына тарттырат.

## РОТШИЛЬДЕРДИН ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ИШТЕРИ



Натан Майер фон Ротшильд

Банкирлер жана коомдук ишмерлер Ротшильдердин тукуму дүйнөдөгү эң бай адамдардан болгон жана болуп кала бермекчи. Бул династия XVIII қылымдан бери келатканы маалым. Анын негиздеөчсү зергердин уулу Майер Анхель Ротшильд болуп эсептелет. Анын устаканасы «Кызыл калкан» – немисче «ротшильд» деп аталат. Устаканасынын эмблемасы кызыл калкан-

дын үстүндө конгон римдин алтын бүркүтү тартылган. Маєйер Анхель Ротшильд Франкфурт-на-Майнеде банкын негиздеген. Беш уулу Европадагы беш чоң банктарын көзөмөлдөгөн. Ротшильдердин гербинде беш жебенин сүрөттөрү түшүрүлгөн, ал эми үй-бүлөлүк девизде: «Ынтымак, акыйкаттык, эмгекчилдик» дегенди туу тутушат.

Наполеондук согуш учурунда (1800–1815) Натан Ротшильд алтын күймаларды ийгилик менен саткан. 1815-жылы көгүчкөн почтасынын кызматы аркылуу ал англиялык жана пруссиялык жоокерлер Наполеондун аскерлерин талкалап, женишке жеткенин лондондуктарга караганд бир сутка мурда билген. Кабагы бүркөө Ротшильд биржага келип, Британ өкмөтүнүн облигацияларын (карзы милдеттенмелерин) сата баштайт. Биржачылар согушта Наполеондун женгенин Ротшильд билип алган экен дешип, алар да сата башташат, баалуу кагаздаррыногу төмөн түшүп кетет. Андан соң Ротшильддин агенттери облигацияларды ит бекерге сатып ала башташат. Эртеси кубанычтуу кабар тарап, биржанын курсу кайра жогорулап кетет. Ошентип, шытуун соодагер бир күндүн ичинде укмуштуудай байыйт. Англияга көчүп келген 17 жыл ичинде атасы берген 25 мин фунт стрелингди 2500 эсе көбөйткөнүн айткан.

1816-жылы Ротшильддер Австриянын императорунан дворян наамын альшкан, алты жыл өтүп, барон титулuna ээ болушкан. Алар укмуштуудай кооз сарайларды альшкан, светтик жолтугушуларды өткөрушкөн, барктуу меймандарды тосушкан. XIX қылымдын ортосунда Ротшильдердин дүйнөдөгү эң бай үй-бүлөлөн болушкан. Алар Европадагы, Африкадагы жана Америкадагы индустримальдык долбоорлорду, тактап айтканда, Франция менен АКШ-дагы поезд жолдорду жана Суец каналын курууга каражат берген. Натан Рошальддин небереси лорд болуу менен биргэ өлкөнүн премьер-министри Дэвид Ллойд Жорждун баасы боюнча Британия империясындагы эң кудуреттүү адамы деп айтылган.

XXI кылымдын башында Ротшильдердин үй-бүлөлүк бизнеси гүлдөп өсөт. 2010-жылы барон Бенжамин Ротшильд бул үй-бүлө дүйнөлүк финанссылык кризистен жапа чекпегенин, себеби, алар кооптуу долбоорлорго каражат салышпаганын айткан. Банкир «кардарлардын акчасы менен чайкоочулук кылбай тургандыгыбызга алар бизге ишеним артышат» деген.

Ротшильд фамилиясы – бийлик менен акчанын синоними. Бирок XIX кылымдын аяк жагынан баштап, алар өздөрүнүн укмуштуудай байлыктарын мурдагыдай жарыя этпей, кайрымдуулук ишмердиктерин активдештирип келет.

## ЖАСАЛМА МОНЕТАЧЫЛАР

Жасалма монетачылар деп чын эмес акча жасашып, аны өткөрүшүп, пайдасын көргөн кишилерди аташат. Булардын ишмердиң илгертеден, акча пайда болгондон баштап келатат. Мурдатан эле «жалган» акча болору белгилүү болуп келген, монеталардын ичи жезден же коргошундан куюлуп, сыртынан алтын же күмүштү жалатып коюшкан. «Тарых атасы» аталган Геродоттын айтуусунда б. з.ч. VI кылымда Самос аралынын башкаруучусу коргошундан жасалган куймалардын сыртына алтындан жалатып коуп, спартанчыларды кантип алдаганын айтат.

Дионисей I, залим Сирақуз б. з. ч. IV кылымда өлүм менен коркутуп, бардык тургундарды болгон-бүткөн монеталарын казынага төккүлө деп бүйрүк таратат. Аナン ал монеталарды кайра чеканкалаткан. Жаны драхмдар мурдагылардын экисине тете келет деген жарыя айттырып, элге кайрадан ошол жаны нарк менен таратып берген. Чындыгында тургундар өздөрүнүн берген монеталарынын кайра жарымын гана алышкан.

Орто Азиядан табылган жез монеталарда «сенин колундагы дирхемдер» деген жазууну окууга болот, демек, күмүш монеталар деген түшүнүктүү айтканы. Көрсө, жез монеталардын сыртын күмүш менен каптап коуп, рынокко күмүш монета катары өткөрүшкөн. Алардын эч кандай баасы болгон эмес, бирок хорезм-шах жана анын казынасы элге күмүш монетанын наркы

менен төлөшкөн. Эл ал монеталар жалган экенин билишкен, бирок соода-сатыкта күмүш монета катары колдонууга аргасыз болушкан. Буларды колдонбай коюуга мүмкүн эмес получу. Ошентип, кылымдан кылымга монеталар ушинтип «бузуулуп» келген. Алардын салмагы азайган, күмүш менен алтынга арзан металлдар кошуулган.

Байыркы Грецияда жасалма монетасы үчүн шылуундар жашаган жеринен куулган же өлүм жазасына кириптер болгон. Байыркы Римде жаза кылмышкердин аброюна караган: белгилүү адамдарды жер которткон, ал эми жөнөкөйлөрдү өлтүрүп салышкан, күлдэрдь дарга асып өлтүрүшкөн. Европада болсо, Орто кылым мезгилинде жалган монетчилерди кайнак сууга салышкан же күйкалап өлтүрүшкөн. Англиянын королу Генрих I Боклерк он колун шылый чаптырган же бир көзүн ойдуруп салаган. 1125-жылы Кандуу Рождество до массалык түрдө өлтүрүүлөр болгон. Эдуард III (1327–1377) тушунда жасалма монета үчүн аббат Мессендрон дарга алылган. Чоң кызматтагы жасалма акча чыгаргандар кылмыш жообунан кутулуп кетишкен. Андай «кыйындардын» катарына Франциянын королу Чырайлуу Филипп IV жана Пруссия королу Улуу Фридрих II киерет.

Руста алгачкы жасалма монетчи 1447-жылы кармалган. Ал кымбат металлдарды куюучу жана таразачы Федотка Жеребец болгон. Жалган акча жасагычтарды

мамлекет аяган эмес, аларды «куймак куйгүчтәр» деп аташкан, XVI қылымда кол-го түшкөндөрдүн оозуна эриген күмүш куюшкан, кийин колдорун шылый чаап ташташкан.

Ассигнация чыгарыла баштаган-дан (1769) Россияда жасалма кагаз акчалар пайда болду. 1772-жылы жасалма акчадан кармалып, дворян наамын алып жүрүшкөн Сергей жана Михаил Пушкиндер (акынга фамилиялары уйкаштар) соттолушкан. Душмандашкан өлкөсүнүн экономикасын талкалаш учун айрым мамлекеттер да жасалма акча чыгарышкан. 1812-жылы Россиянын экономикасын олтургузуп салуу максатында Наполеон мыкты усталарына жасалма рублдерди чыгарууга буйрук берген. Алар оригиналдан да мыкты жасалып, ошол мыктылыгынан кийин билип қалып, орустар аларды 1824-жылга чейин бөлүп келишкен. Француздар орус тилин жеткире билбегендиктин айынан ошондой окуяга туш болушкан: «государственной» жана «ходячею» деген сөздөрдөгү «д» тамгасын алар «л» деп жазып алышкан.

Гитлер Наполеондон да ашып түшкөн. Гитлердин бийлиги мезгилинде акчалардын жана баалуу кагаздардын жасалмалары бүткүл дүйнөгө тараган. Андай «иишмердиги» Германия Дүйнөлүк экинчи согушта женилгендөн кийин токтоп, өз аймагында акча чыгарууга тыюу салынган. Немис валютасы 1955-жылга чейин Лондондо басылып, алардын суу белгилери болгон эмес.

Жасалма акча чыгаруу учун көптөгөн даярдыктар керек: қылмышкан түрткөн тонналаган материалдарды даярдап, чыгара турган акчанын түзүлүшүн изилдөө сыйктуу иштер аткарылат. Эч ким жөндөн-жөн түрүп эле акча жасай салбайт... Инженер-куруучу Чеслав Боярский графикалык иштерди мындей кой, кагаздын жасалышы, анын түрлөрү, басма иши менен мурда тааныштыгы жок түрүп, эки жарым жылдагы мээнтинин аркасында аны «гений» деп атоого эмгеги синген. Чеслав Боярскийдин жасаган банкноттору сапаты жагынан чы-

ныгы акчадан айырмасы болбогон. Ал суу белгисин да эске алган. Биреөлөр шекшип калбасын деген ой менен банкнотторду «эскирткен» аспап ойлоп тапкан. Франция Банкнын алдыңкы экспертери сотто сүйлөп, Боярский жасаган банкноттор чыныгы акчадан айрып таанууга мүмкүндүк жоктугунан коомчулукту кабардар этүүгө болбой тургандыгын моюндарын алышкан. Таж-рыйбалуу экспертер да Боярскийдин акчаларын ар дайым эле тааный алышпаган. 1966-жылдын 14-май күнү сот ага өкүм чыгарып, 20 жылга соттогон.

Совет доорунда жасалма акча чыгарандардан эң белгилүүсү Виктор Баранов болгон. Ал арам оюн ишке ашыруу учун акча жөнүндөгү адабияттарды күнтүү күп окуп, акырында акча басып чыгаруучу станокту ойлоп тапкан, аны жасоого он эки жыл убактысын сарпталган. Ал акчанын формасын жана боёкторун күйгөн. Түзүлүшү эң татаал аталган жыйырма беш рубльдик банкноттон 30 мин рубль жасаган. Барановдун боёктору азыр да чет өлкөлөрдө көп пайдаланат, ал эми айрым нерселерин Гознакта колдонулат.

Альберт Талтон «суудай акча акча жасагыч» деген атка конгон, себеби, ал принтердин акча ыкмасы менен жети миллионго жакын жасалма долларды жүгүрттүүгө чыгарган. Ал көп баскычтуу татаал ыкманы колдонгон, бирок бир кемчилиги – бардык банкнотторун катар номурлары бирдей болгон. Деген менен принтердин жардамы аркылуу ал дүкөндөрдөн ар бир жолу 200 долларга соода жасай алган.

Дүйнөдөгү эң биринчи жасалма акча Грециянын Эгина аралынан табылган. Жасалма монета биздин заманга чейинки VI қылымга таандык болгон. Ал техникалык жактан жогоку сапатта жасалып, жездин сыртына күмүш жалатып койгон.

# ЗАМАНБАП МЕЗГИЛДИН АКЧАЛАРЫ

## ЕВРО ВАЛЮТАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ

Дүйнөдө көп мамлекеттер бар, алардын бардыгынын өндүрүштөрү өсүп, бири-бири менен бири валюталык мамиледе тыкыз байланышкан. Бул мамлекеттердин өздөрүнүн акчасы, өз валюталары бар. Европада 1929-жылдан баштап бир нече мамлекеттер биригип, валюталык саясатты жана тышкы эсептешүүнү жүргүзүү үчүн валюталык блок (бirimдик) жана валюталык аймак түзүшкөн. Анчүн ага кирген мамлекеттердин валютасы бир валютага баш ийип же аймакка киргендердин бир валютасы: стерлингге, франкка, долларга өтүш керек болот.

Доллар болсо дүйнөдө эн бай өлкө болуп эсептелген Америка Кошмо Штаттарынын валютасы. Доллар Европа мамлекеттеринин валюталарын кыса баштайт, аттүүл евродоллар деген түшүнүк пайда болот. Европалык банктардын эсебиндеги американалык долларлар көп болгондуктан банктар евродолларларды кредитке берет.

Андыктан валюталык көз карандыктан чыгыш үчүн европалык өнүккөн мамлекеттер биригип, доллардан калышпаган бүткүл европалык валюта түзүүнү чечиштет. Ошентип, евроаймак үчүн «евро» деп аталган валютасын чыгарышты. Долларга салыштармалуу анын курсу туруктуу болуп, бир топ мамлекеттер пайдалана баштады. Бүгүнкү күнгө еврозонада 19 мамлекет бар: Нидерландия, Литва, Латвия, Италия, Испания, Австрия, Германия, Бельгия, Ирландия, Греция, Люксембург, Португалия, Словакия, Словения, Эстония, Франция, Финляндия, Венгрия, Голландия.

Аталган акча бирдигинин кабыл алынган мааниси – Европа деген сездүн биринчи тамгасы алынган, валюта гректердин «эpsilon» тамгасына оқшош; анын ортосундагы кошсыз валютанын туруктуулугун билдирет.

Евро толук укуктуу жана өз алдынча акча бирдиги болуп 1999-жылдан пайдалана баштады; ошол кезден Евро биримдикке кирген мамлекеттердин улуттук валюталары да евро менен кошо жүгүртүлө баштайт. Бүгүнкү күнде көптөгөн мамлекеттердин аймактарында евро улуттук валютасы менен бирге колдонулуп, бирок ал аймактагы ар бир мамлекеттин улуттук валюталары жүгүртүүдөн качан токтоло турган датасы белгиленген, ошентип, барабара улуттук валюталары толук токтолуп, бирдиктүү акча катары төлемдөр боюча евро гана калат.

### Евро купюрасы

Евро купюрларынын кооздолушу оригиналдуу, анын дизайны эмнеси менен кызыгуу? Бөлек валюталарга салыштырмалуу буларда адамдардын сүрөттөрү тартылбаган.



Евронун дизайнын талкуулашканда банкноттогу адам биримдикке кирген тигил же бул мамлекеттин улуттук баатыры болбогондуктан, акчаны пайдалангандар онтойсуз абалда калбагандай жагдайлар-





ды эске алышып, адамдардын сүрөттөрүн колдонбоону чечишикен.

Бүткүл дүйнөдөгү ачыктыктын жана катышуучулардын кызматташтык символу катары банкнотторго арыктар менен өзөндөрдүн сүрөттөрү түшүрүлгөн. Бирок евродо дагы бир кызыктуу сырты бар: евро түсү менен гана айырмаланбастан, стилдик жактан да бөлөкчө. Ал архитектуралынын классизмден азыркы күнгө чейинки жети стили. Ошол жети стилдин бардыгы евроөлкөлөрүнүн бардыгына таандык.

Евронун монеталары кийинчөрөк пайда болуп, күпюрларга караганда бир топ жөнөкөй. Евро монетасынын дизайнында бир өзгөчөлүк бар: ал бир мамлекет түшүрүлгөн сүрөттөрдүн өздөрүнө жакканын алышат, ошондуктан монеталардын бир бетинин бардыгы окшош, ал эми экинчи бети өлкөлөрдүн өздөрү тарткан сүрөттөрүнө ылайык болот.

### Евро монеталары

Монеталардын дизайнын өтө кызыктуу: маселен, италиялыктар искуствоонун өчпөс чыгармаларынын сүрөттөрүн түшүрсө, гректер белгилүү тарыхый ишмерлердин портреттерин беришикен.

Сырткы түзүлүшү боюнча евро монеталары оригиналдуу келип, түсү жана формасы боюнча да өзгөчөлөнүп турат. Жыйырма центтик монета башкалардан айырмасы чоң, анын формасы башкалардай тегерек эмес. Анын кырларында гүлдүү элестеткен анча чоң эмес 7 тищчелери бар.



## ПЛАСТИКАЛЫК КАРТАЛАРДЫН ПАЙДА БОЛУШУ

Акчалар бара-бара жок болуп, адамдар аныз деле оокат кылышат деген сөздөр айтылат. Бул кепке ишенүү кыйын, себеби, дүйнө боюнча чарба жүргүзүүнүн жалгыз формасы акча жүгүртүү болуп саналат.

Акчалар улам өркүндөп, өзгөрүп турат дегенге ишенсе болот. Азыркы күнде көптөгөн өлкөлөрдө соода-сатык учурунда өзгөчө кредиттик карточкалар менен, демек, «электрондук акча» менен иш жүргүзүштөт. Дүкөндөн кайсы бир нерсени сатып алганда мындаи карточканын эssi карточкасын кассалык аппарат-компьютерге салып, баасын көрсөтөт, ошол замат банктагы компьютер аталган сумманы сатып алуучунун эсебинен алып салат. Андыктан ичине күпюрлар менен «күмүштөр» шыкалган капчыкты көтөрүп кереги жок болуп калат.


Виртуалдык төлөм каражаттарын жасоо идеясы финансисттерге эмес, «Артка кайрылуу» деген китептин автору жазуучу Эдвард Белламиге таандык. Карточкалар

менен финансисылык операцияларды баштаган Бруклиндеги «Флэтбуш» банкынын адиси Д. С. Биггнис болгон. 1946-жылы ал Charge-it аттуу кредиттик системаны иштеп чыккан. Дүкөндөр кардарлардан персоналдык ишеним кат жаздырып алышып, банктарга өздөрү алып барышып, банктан дүкөн ээлерине кардарлардын эсебинен акчаларын которушкан.

Электрондук акча – бул накта акчанын электрондук алмаштыруучусу, тактап айтканда, монеталар менен банкноттор электрондук капчыктарда сакталып, мобилдүү байланыш жана интернет аркылуу ар кандай көлөмдө акчасыз эсептешүүлөрдү жүргүзөт.

1958-жылдын 1-июлунда алгачкы Amerikan Express банк картасы чыгарыл-





Дүйнөдөгү алгачкы кредиттик карта

ган. Электрондук акча ишке кирген соң бир жылдан кийин 400 минден ашуун адамдар жана 30 миң ишканалар анын кызматын көрүшкөн. 1950–1960-жылдары АКШ-да аталган бизнес гүлдөп өскөн. Анын эн чоң өкүлдорунун бири Bank of Amerika – Bank Americard болгон. Анын конкуренттери өздөрүнчө биригишип, Interbank Card Association корпорациясын түзүшөт, Банктар аралык карточка ассоциациясы аны Master Charge деп атаган.

Мухиттин бөлөк тарафында да ушундай эле бизнес менен алектенишкен. 1951-жылы британдык Diners Club компаниясы өздөрүнүн кардарларын жеке карточкалар менен камсыз қылуу үчүн банктарга лицензия берген. Британдык мейманканалар жана ресторандар (BHR) ассоциациясы да карточкаларды чыгарган, бирок алар банктардыкты эмес болучу.

Мындан Швеция да артта калган жок. 1965-жылы Валленбергдердин үй-бүлөсү ээлик эткен Rikskort компаниясы британдык «ресторандык» ассоциациясы менен биригип, Eurocard International компаниясын түзгөн.

Андан соң американлыктар Европа рыногуна кол созушту. 1974-жылы Банктар аралык карточкалык ассоциациясы британдык Access Card системасы менен келишүм түзүп, натыйжада американлык Master Charge жана британдык Access Card биригип, атактуу Master Card түзүлгөн. Кийинчерээк, 1976-жылы Bank Americard картасын тараткычтар аталашинын өзгөртүп, азыр көпчүлүккө белгилүү VISA деп аталац.



Дүйнөлүк «пластик» карталаррын турунчылыгынан кийин өзгөрүп калғандай түргө ээ: бүгүнкү күндө анын 60% VISA көзөмөлдөсө, 30% жакынын Master Card көзөмөлдөйт. Калгандарынын үлүшүн рыноктун 10% жакыны түзөт.

## ДОЛЛАР БҮГҮНКҮ КҮНДӨ

1981-жылы АКШнын жаңы шайланган президенти Рональд Рейган өлкөгө кайрадан алтын стандартын кийирүү боюнча атайын комиссия түзгөн. Ал кезде доллардын аброо бийик болгондуктан, алтынды кийирүү максатсыз дешкен. Ал жарапын ириңи кийинки миң жылдыкта ачылып калды. 2011-жылы алтындын 1 унцийинин наркы 1510,32 долларга чыкты.

Мурдагы 35 доллар баасы түшкө да кирбей калды. Ал кезде күмүштүн бир унцийи 46 доллар болгон. Аталган кымбат баалуу эки металлдын наркы эч качан мынчалык көтөрүлгөн эмес.

Азыркы күндө улуттук банктардын кампаларынын 2/3 бөлүгү долларлар менен толтурулган. Алдынкы катарларда Кытай, Жапония жана Россия турат. Мынча ак-

чаны айырбаштоого жер шарында алтын жетишпейт. Эгерде эртеңки күнү доллар жүгүртүүдөн алынып ташталса, дүйнөлүк экономиканын көбү банкротко учрайт.



Азыркы мезгилде эл аралық соода-  
сатыктар евро эмес, фунт эмес, юань эмес,  
доллар менен гана жүргүзүлөт. Андыктан  
доллар «стабилдуулуктүн кепили» болуп,  
ошол деңгээлинен жазбай келет. Андан кал-  
са, өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгында мунайдын  
долларга сатылат. Вашингтон 1970-жылда  
мунайдын эң ири экспорттоочусу Сауд

# АЗЫРКЫ ИСЛАМ ДҮЙНӨСҮНДӨГҮ АҚЧАГА МАМИЛЕ

XXI кылымдын валюта рынокто-  
рунdagы ойку-кайкылар ислам лидерлерин  
өзүлөрүнүн илгерки ата-бабалары колдон-  
гон алтын динарды эстеөгө мажбуrlады.  
Америкада доллар жөнөкөй валютадан да  
абройлуу касиетке ээ болгондой, динар да  
мусулман дүйнөсүндө акча катары гана  
колдонбостон, Куранда белгиленгендей  
диний осуяттарды аткаруунун каражаты  
катары белгилүү. Алтындын аныкталган  
салмагы жана үлгүсү боюнча ар бир му-  
сулман баласы кирешесинин бир бөлүгүн  
кедей-кембагалдарга динар менен зекет  
берүүгө милдеттүү. Баркы уламдан-улам  
осуп бараткан американлык долларга кар-

Аравияга көрсөткөн экономикалык жардамынын ақысына ушундай шартты койгон. Дүйнөлүк мунай магнатының артынан бардык ОПЕК – мунай экспорттооочу өлкөлөрдүн уюму да ошол жолго түшкөн.

Дээрлик бүтүндэй дүйнө мунаиды пайдаланат. Мунай пайдалангандардын бардыгы долларга муктаж. Демек, долларга муктаж болгондоn кийин АКШнын айткандарынан чыга албайт. Учу жок айлампа ушундай болот.

2011-жылы америкалык валюта дүйнөдө 500 миллиардга –  $\frac{1}{4}$  көбөйдү. Дүйнөлүк кризис маалында – 2008-жылдың сентябринан баштап, 3 эсеге өстү. 25 жыл ичинде доллар массасы 5 эсеге көбөйген. Доллар бүгүнкү күндө эмне менен бекитилгендиги жана эмнеге таянгандыгы белгисиз. Болгону аналитикердин «Форекс» рыногундагы сооданының жыйынтыгы боюнча гана билдируулөрү таратылат.

Forex – англ ис тилиндеи Foreign exchange market – чет өлкөлүк алмашу де-генди билдирет. Ал бүгүнкү күндө улуттук валюталар эркин сатылган эн популярдуу эл аралык валюта рыногу болуп саналат.

шы коюлган динардын даражасы батыштын көптөгөн баалуулуктарынан ашып түштү.

Студент курагында исламды кабыл алган испан улутундагы профессор-экономист Умар Ибрахим Вадилю 2001-жылы Малайзияда еткөн форумда мындай деген: «Алтын – бул төлемдөр боюнча милдеттенме албаган өзүнчө турган нерсе, алтын – бул товар, болгондо да наркын өзү баалаған жана инфляцияга жатпаган көп колдонаулган товар болуп саналат... Алтын өзүнө өзү көз каранды, ал саясый бийликтин кредиттик жөндеумүнө баш ийбейт».

Вадилю алтындын кагаз валюта-

га караганда барктуу экенин далилдеп гана тим болбостон, Малазияда катталган E-dinar Ltd компаниясынын мисалында тажрыйба жүзүндө ишке ашиярды. Анын системасынын негизин алтын динарынын салт болуп калган 4,25 г салмагы түзөт. Компаниянын катышуучулары эсеп ачып, өздөрүнүн каражаттарын кепилдик менен алтынга же дүйнөдөгү каалаган валютага айландыра алат, бирок ал компания доллар менен төлөмдүн виртуалдык бөлөк атальштарына байланган нерселерге эмес, салмагы 4,25 г алтындын баасын төлөп берген валюталарга алмаштырат. Компаниянын фодунда сакталган доллар жок, аерде электрондук динарлардын ээлеринин эсебин жапкандай алтын күймалары сакталуу турат. Бир жылдын ичинде дүйнөнүн 160 мамлекетинен кардарлар 300 миң эсептерин ачышкан. Компаниянын алтын кору 10 тоннадан ашып кетти.

Дубайдага Ислам банкы өзүнүн ишмердигин мусулман салттарына жана Шариятка таянып иш алпарууда. Банк кредитти үстөк пайзызы менен бербейт жана азарттуу оюндары, чочко эти, алкогол про-

Жаңы экинчи миң жылдыкта «накта» алтын динар 2001-жылдын ноябрь айында Бириккен Араб Республикасында (БАР) чыгарылган. Аны жүгүрттүүгө британдык «Томас Кук» туристтик компаниясы менен Дубайдагы Ислам банкы жүгүрттүүгө алып чыгышкан.



Малазиянын алтын динары 2010-ж.

дуктулары сыйктуу нерселер аралашкан салымдарды кабыл албайт.

2002-жылы Малазиянын премьер министри жана финансы министри Махатир Мохамад алтын динарды эл аралык аренага алып чыгуу планын айткан. Ал бул валюта-



ны мусулман мамлекеттер аралык эсептешүү каражаты катары колдонууну сунуштаган. Дүйнөдө бирден бир «буюм» акча бирдиги болуп, аны чыгарган мамлекет тарабынан алтын менен бекитилген динар эсептешүү мэгилинде акча катары колмо кол санап өткөрүлбөйт. Бирок мамлекеттик борбордук банктарынын кампаларындагы алтын кору эсептешүү шартында өз кызматын өтөйт.

Алтын динарын чыгарууга ислам динин туткан бардык өлкөлөрдүн укугу бар, бирок керектүү өлчөмдөгү алтыны бо-луусу шарт.

Ислам финансасы дүйнөсүнүн борбордук структурасы болуп Жиддеги (Сауд Аравиясы) Ислам өнүктүрүү банкы саналат. Аны түзүшкө элинин саны миллиард адамдан ашкан 65 мамлекет катышкан. Бул өлкөлөрдүн экономикасы тездик менен есүп баратканы байкалат. Ислам банкынын катышуучулары арасында соода-сатык барган сайын өнүгүү үстүндө. Алтын динардын пайда болушу кокустук эмес, ал мамлекеттер аралык жаңы валюта болууга жөндөмдүү, андиктан ислам дүйнөсүн экономикалык жактан жетиштүү денгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар.


## КЫРГЫЗСТАНДЫН АКЧА СИСТЕМАСЫНЫН ТАРЫХЫ

Академик В. В. Бартольд белги-легендей кыргыздар түрк элдеринин байыркыларынын бири. «Кыргыз» этнони-

ми тарыхый жазуулардын булактарынан кезикитируүгө болот. Кытай тарыхчысы Сыма Цянь (б. з. ч. 145-86-жж.) өзүнүн «Ши цзы» эмгегинде б. з. ч. 201-жылы хүнндардын башкаруучусу Модэ шань-юй көз карандысыз гянь-гуней, динлин, синъли урууларын каратып алгандыгын жазат. Окумуштуулар тарабынан гяныу-ням (гэгүнүү, цигү, киту ж.б.) деп кытайлар кыргыздырды аталганы тاكتалган. Бирок кыргыздардын ата-бабалары – сактар, гүнндар, усундар андан да байыркы мезгилдерге барып такалат. Бир мезгилдерде кыргыздар Енисейде жашап, кийин Тянь-Шанга келишкен. Бизди заманга че-йинки мин жылдыктын аяк ченинде азыркы Кыргызстандын аймагында бир нече мамлекеттер болгон: Даван падышалыгы (Ферганада), Усун мамлекети (Түндүк Кыргызстан менен Түштүк Казакстанда) Чигу деген борбор шаары болгон (азыркы Ысык-Көлдүн түбүндө калган).

Кыргызстанды аймагында өз алдынча акча каражаттары жок болгондуктан, Жакынкы жана Альсыкы Чыгыштын монеталарын пайдаланышкан.

Даван мамлекети б. з. ч. VII-III кылымдарда өзүнүн монетасы жоктуктан кыйтайдын ушу монетасын акча катары кол-



донгон. Мынданай монеталар Ферганада, Ош жана Чүй облустарынын аймактарындағы казууларда табылған.

Б. з. ч. I кылымда Орто Азиянын аймагында Даван кошуулуп таасирине кирген Кушан падышашылығы пайда болот. Бул мамлекет Байыркы Рим жана Кытай менен дипломаттық байланыш түзгөн. Алтындан «Герай монетасын» жана күмүш менен жезден «Сотер Мегас» монеталарын чыгарған. Жез монеталарынын негизги айырмасы болуп айрыс сыйктуу төрт тиштүү эн тамгага улам өзгөрүп турған «саптын» сүрөтү басылған. Улуттук банктын музейинде Кыргызстандын аймагынан табылған бир нече кушан монеталары сакталуу.

Кыргызстандын азыркы аймагынан Улуу Жибек жолунун Памир – Алай – Фергана – Чүй маршруту өткөн. Ал Чыгыш менен Батышты 15 кылымга чейин бириктирил турған. Жибек жолу Батыш менен Чыгыштагы мамлекеттердин соодасатығын өркүндөтүп, товарларын алмаштырганга шарт түзгөнү Кыргызстандын аймагынан табылғын Парфинин, Байыркы Римдин монеталары, ал эми б. з. I кылымнан Сасанид Ирандын (сасанид күмүш драхмасы), Византиянын (алтын солиддер, электрвойной брактиаттары) монеталары күбө болот.

Енисей кыргыздары каганаттын аймагын басып өткөн Улуу Жибек жолунун бир бутагы аркылуу бөлөк элдер менен соода байланышын түзгөн. Кыргыз жолу деп

Тарыхчы-окумуштуу А Мокеевдин пикири боюнча енисей кыргызда-рында алтын жана күмүш монеталар менен катар тыйын чычкандын тери-си да акча катары жүргөндүгү айтылат. Балким ошондун улам «тыйын» деген аталыш айтылып калганын болжолдойт.

аталган ал бутак Турфан оазисинен башта-лып, Тува багытына Енисей дарыясын бой-лоп, мамлекеттин борборуна жеткен.

Кыргызстандын аймагында өз акча каражатынын тарыхы б. з. I мин жылды-бынын экинчи жарымында байыркы түрк каганаты пайда болгон мезгилге таандык. Алгачка акча эмиссиясын (жана акчанын пайда болушу) Түргөш каганатынын баш-каруучулары жасаган. VII кылымдын баш-тальшиңда кытай монеталарынын үлгү-сүндөгү, бирок сөгдий уламышы «Түргөш каганынын мырзасынын фаны» (фан – монетанын номиналы) деген жазуусу бар жана түргөштөрдүн эн тамгасы (уруунун белгиси) салынган колодон күолган чоң монеталар чыгарылған. Тарыхчылардын изилдөөсүндө монеталарды өндүргөн эки борбор болгондугу айтылат: биринчиши – Сүяб (Ак-Бешим шаар чалдыбары), экинчиши – Таразда.

Кыргызстандын аймагында акча-то-вар жагдайында онүүккөн мезгили Карагах-нид каганаты тушунда болгон. Исламды



**Карагахид динас-**  
**тиясынын монеталары:** 1. Наср б. Али, Өзгөн 401/1010-11-ж., фельс, коло; 2. Илек (Наср б. Али) Ош 398/1007-08-ж., фельс, коло; 3. Ахмад ибн Али. Күз-Ордо 395-ж., х., фельс, коло; 4. Шихаб ад давла Аба (Абу) Муса Бутра-хан Харун б. Сулейман жана Мухаммед б. Али. Тараз 381-ж., фельс, коло.

«Акча» деген сөз «монета, акча» түшүнүгүн билдирип, байыркы эстелик жазууларынан кездешет, ал Барык дарыясынын өрөөнүндөгү байыркы түрк енисей эстеликтеринен жолугат.

расмий дин катары кабыл алып, Каражаниддер Чыгыш мусулмандардан илим жана өндүрүштү, ошону менен бирге акча чарбасын уюштурууну үйрөнүштү. Каражанидиктер күмүш дирхемдерди, жез фельстерин жана алтын динарларды жогорку сапаттарда жасоо ыкмаларын өздөштүрүштү. X-XI кылымдарда монеталар Кыргызстандын аймагында Өзгөн, Ош, Күз-Ордо (Баласагын), Барскоон (Ысык-Көл), Шелжи (Талас аймагы) шаарларындагы монеталар сарайларында чыгарылган. Ошондой эле Самаркан, Шаше (Ташкен), Оттар, Тараз, Бухара, Жаркен (Чыгыш Туркстан) шаарларынан жасалган монеталар да жүгүртүүдө болгон.

Каражаниддердин негизги номиналы болуп эл аралык валюта макамга ээ күмүш дирхем эсептелген, бирок казылып алышкан кендердин азайышына байланышту монеталарда күмүштүн курамы улам кемий берген. 442/1050-1051-жылдардан баштап Фергана менен Чүй өрөөнүндөгү монета сарайларынан курамында 59,7-78,7 жез жана 37-15,4% коргошун болгон монеталарды чыгарган.

Жети-Судагы шаарлардын маданияты менен экономикасына монголдордун басып киругүсү чоң сокку болгон, анын кесептесинен Кыргызстандын түндүк жагы акча-товар жагдайынан ажырап калган.

XV-XVIII кылымдарда кыргыздар Чыгыш Туркстан менен Орто Азияда жасалган монеталарды колдонгон. Ал эми XIX кылымда азыркы Кыргызстандын аймагында адегенде Кокон хандыгынын монеталары, кийин Россиянын акчалары жүгүртүлгөн.

Россияга кошулгандан кийин акчалар жагдайы кыргыздардын турмушунда белгилүү орунду ээлейт. Россиядан, Синьцзяндан, Хивадан, Ооганстандан жана Ита-

лиядан келген күмүш монеталар өздөрүнүн негизги функциясынан тышкary келин-кыздардын кооз бүмдәры жана топчу катары да пайдаланылган. Бирок алар монеталык көрүнүшүн бузган эмес, керек учурда кайра эле монета катары колдонула берген. Акчанын ордуна кымбат металдан куюлган жаныбарлардын түягы формасындағы жамбы жүргөн.



Кокон хандыгынын азыркы мезгилидинде Кыргызстандын рыногунда Россиянын монеталары менен банкноттору пайда болду. Орто Азиядагы орусташкан аймактарда бардык империяга таандык монета системасы колдонулган, ал эми элден төлөм катары казнага падышшанын гана акчасы кабыл алынган.

Совет мезгилинде Кыргызстанда акча бирдиги СССРдин банкноттору болгон.



1993-жылдын 10- май күнү Кыргызстан мурдагы советтик аймактагылардын ичинен бириңчилерден болуп өздөрүнүн улуттук валюта – сомду киргизишкен.

«Сом» деген бардык түрк тилдеринде (тажикче да) «рубль» дегендеги билдириет. Түрк тилдеринде бул сөз адегендеги «бүтүн», «бирдиктүү» деген түшүнүктө болуп, кийин «бүтүндүн белгүү», «рубль» дегендеги түшүндүрүп калган.

1993-жылы сом 1, 5 жана 20 сом, ошондой эле 1, 10 жана 50 тыйын номиналдарында сунуш этилген. Күпюрлар кыска мөөнөттүн ичинде чыгарылып, алардын коргоо белгилери да өтө жөнөкөй болгон. Булар «өтмө мезгилиниң акчасы» болгондуктан, узакка кызмат өтөй альшапады, андыктан Кыргызстандын Улуттук банкы кыргыз банкнотунун экинчи сериясын чыгарышты. Кыргыз улуттук валютасынын экинчи чыгарылышы кыргыздын тарыхый инсандарына арналган. Бардык банкноттордун көлөмү бирдей болуп, суу белгилери жана коргоо жиптери окшош иштелген.

1997-жылы Кыргызстанда улуттук валютанан үчүнчү сериясы жүгүртүүгө киргизилген. Ушул сериядагы банкноттор мурдагыларга караганда кыргызстандыктарга узакка кызмат өтөштү.

2006-жылы банкноттордун төртүнчү сериясы иштетиле башталды, мында алгачкы ирет эң чоң номиналдагы 5 000 сомдук банкнот пайда болду. 2008-жылы Кыргызстанда номиналдары 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5, 10 сомдук монеталар чыгарылды.



450c